

**2022-жылдын 1-январынан тартып 2024-жылдын 31-декабрына
чейинки мезгил аралыгына карата Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигинде бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик
аудити жөнүндө отчет**

Аудитти жүргүзүү үчүн негиз: 2025-жылга Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудитордук иш планы жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2025-жылдын 25-июнундагы №06-1/355, 8-октябрындагы №09-1/637 буйруктарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудитору Турдумалиев А.Б., башкы мамлекеттик инспекторлору: Жакшылыков А.Ж., Кулназарова Б.С., мамлекеттик инспекторлору: Жумабаев К.К., Рустенбекова А.Д., Джайлобаев Б.К. жана аймактык бөлүмдүн мамлекеттик инспекторлору тарабынан 2022-жылдын 1-январынан тартып 2024-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгына карата Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде бюджеттин аткарылышына шайкештик аудити жүргүзүлгөн.

Жооптуу тараптар жана аудиттин субъекти болуп Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги саналат (мындан ары – КР ЮМ же Министрлик).

Жетекчиликтин жоопкерчилиги

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (мындан ары – КР ЮМ же Министрлик) жетекчилиги мамлекеттик каражаттарды тескөөгө жана мыйзамдуу орган тарабынан өкүлдөлгөн ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу, ошондой эле ушул аудиттин предмети үчүн жоопкерчилик тартат.

Аудитордун жана аудит тобунун милдети

Аудитордун жана аудит тобунун милдети, жүргүзүлгөн аудиттин негизинде Министрликтин ишинин мыйзам талаптарына (аудит критерийлерине) шайкеш келишине өз алдынча корутундуга келүүдө турат.

Аудиттин предмети

Аудиттин предмети болуп, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишинин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына шайкештик келүүсүн изилдөө саналат.

Жогоруда көрсөтүлгөн мезгил ичинде аудиттин көлөмүнө киргизилген суроолор:

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын мурдагы аудитинин жыйынтыктары боюнча жазма буйруктардын жана сунуштамалардын аткарылышына аудит;
- бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын түзүлүшүнүн негиздүүлүгүнө, бюджеттин аткарылышына, бириктирилген баланстын туура түзүлүшүнө аудит;
- эмгек акы боюнча чыгымдарга аудит;
- бюджет жана Социалдык фонд менен эсептешүүлөрдүн абалына аудит;

- дебитордук жана кредитордук карыздарга анализ;
- командировкалык чыгымдарга аудит;
- “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын сакталышына аудит;
- негизги каражаттардын жана товардык-материалдык баалуулуктардын сакталышына аудит;
- коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр, транспорт каражаттары жана күйүүчү-майлоочу материалдарды пайдалануу боюнча лимиттердин сакталышына аудит;
- капиталдык ондоо иштеринин чыгымдарына аудит.

Аудиттин критерийлери

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин каражаттарын жана мамлекеттик мүлктү пайдалануунун мыйзамдарга шайкештигин баалоо критерийлери:

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
- Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
- “Кыргыз Республикасынын 2022-жылга республикалык бюджетти жана 2023-2024-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- “Кыргыз Республикасынын 2023-жылга жана 2024-2025-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджетти жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- “Кыргыз Республикасынын 2024-жылга жана 2025-2026-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджетти жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-апрелиндеги №159 “Мамлекеттик алымдардын ченин белгилөө жөнүндө” токтому;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы №593 “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын алкагында адвокат тарабынан көрсөтүлгөн квалификациялуу юридикалык жардамга акы төлөөнүн тартибин жана адвокаттар тарабынан көрсөтүлгөн квалификациялуу юридикалык жардамга акы төлөөнүн тарифтерин бекитүү жөнүндө” токтому;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 16-февралындагы №71 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы

№473 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №264 “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарынын, анын ичинде техникалык жана тейлөөчү персоналынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 14-мартындагы №173 (2017-жылдын 17-январындагы №21, 2019-жылдын 22-ноябрындагы №625 редакцияларында) (КПҮ) “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин, тышкы иштер министрлигинин (Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелерин кошпогондо), Юстиция министрлигинин, Экономика министрлигинин, Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин мамлекеттик кызматчыларынын эмгегине акы төлөө шарттары жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 23-январындагы №22 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысынын шарттары жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги №258 “Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө жобону жана Өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштардын типтүү тизмегин (оор жумуштар, зыяндуу, кооптуу жана башка өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштар, өзгөчө климаттык шарттардагы жумуштар) бекитүү жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 29-сентябрындагы №626 “Казыналыктын бирдиктүү эсеп системасындагы атайын жана депозиттик эсептерде топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө” токтому *(Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 31-майындагы №302 токтому менен күчүн жоготкон)*;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы №471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-июну №281 “Кыргыз Республикасында чарбакер субъекттердин жана бюджеттик мекемелердин кассалык операцияларды жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 30-декабрындагы №767 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту

азайтуунун эсебинен мамлекеттик бюджеттин каражатын үнөмдөө боюнча чаралар жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137 “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 5-мартындагы №78 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө” Жобо;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 9-апрелиндеги №206 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин атайын эсебинин каражаттарынын пайдаланылышы жөнүндө” Жобо;

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйруктары жана тескемелери, бухгалтердик документтери жана финансылык отчету, башка ички ченемдик документтер.

Ишти аткарууда колдонулган аудит стандарттары

Биздин иш, шайкештик аудити үчүн жетектөөчү көрсөтмөлөргө, атап айтканда, ISSAI 400 жана ISSAI 1400, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2021-жылдын 29-мартындагы №01-26/56 токтому менен бекитилген шайкештик аудитинин колдонмосуна ылайык, жүргүзүлдү.

Этикалык талаптарга шайкештиги

Аудиттин эл аралык стандарттары этикалык нормаларды сактоону, ошондой эле, аудиттин предмети анын бардык маанилүү аспекттеринде мыйзамдык жана жөнгө салуучу нормаларга ылайык келе тургандыгына негиздүү ишеним алуу үчүн, аудитти пландаштырууну жана жүргүзүүнү талап кылат.

Аткарылган иштин кыскача мүнөздөмөсү

Аудит тарабынан Министрликтин ишине тиешелүү ченемдик-укуктук актылар, ички ченемдик документтер, финансылык отчеттуулук изилденди.

Аудит Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин бюджетинин аткарылышы ченемдик укуктук актыларга ылайык жүргүзүлүп жатат деген корутундуну ырастоочу жетиштүү жана тийиштүү далилдерди алуу үчүн жол-жоболорду жүзөгө ашырууну камтыйт. Аудит, чогултулган аудитордук далилдер, ушул отчетто жазылган корутундулар жана сунуштар үчүн негиз болуп берүү үчүн жетиштүү жана ылайыктуу деп эсептейт.

Аудит мезгилине Министрликтин ишине жооптуу болуп төмөндөгүлөр эсептелишкен:

биринчи кол коюу укугу менен:

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Баетов А.Б. бүтүндөй аудит мезгилине карата;

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин орун басары Орозов Б.С. бүтүндөй аудит мезгилине карата.

экинчи кол коюу укугу менен:

- финансылык пландоо жана материалдык камсыздоо башкармасынын начальниги Нурдин кызы Салтанат бүтүндөй аудит мезгилине карата;
- финансылык пландоо жана материалдык камсыздоо башкармасынын мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы Назаркулова Д.А. 2022-жылдын 1-январынан тартып 2024-жылдын 1-июнуна чейин;
- финансылык пландоо жана материалдык камсыздоо башкармасынын мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы Музуратбеков С. 01.06.2024-жылдын 1-июнунан тартып ушул күнгө чейин.

Корутунду

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин бюджетинин аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча төмөндө жазылган жагдайлардан сырткары, бардык олуттуу аспекти боюнча, мыйзамдардын талаптарына шайкеш келгендиги аныкталды.

1) Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137, 2023-жылдын 11-ноябрындагы №2-Б жана 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйруктары менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетту жүргүзүү боюнча жоболордун” талаптарын сактабастан, (отун иш жүзүндөгү чыгымы боюнча эсептен чыгарылууга тийиш) министрликтин транспорт каражаттарына куюлган күйүүчү-майлоочу каражаттар иш жүзүндөгү чыгымды эске албастан негизсиз түздөн-түз эсептен чыгарылган. Мында, жол баракчалары формалдуу түзүлүп, басып өткөн километраждар, куюлган бензиндин саны, унаанын багындагы калдыктын саны, спидометрдин көрсөткүчтөрү жана кайсыл пункттан кайсыл пунктка чейин жол жүргөндүгү жөнүндө маалыматтар толтурулбайт. Аудиттелген мезгил аралыгына карата чыгышталган күйүүчү-майлоочу каражаттардын жалпы суммасы **2 138,0 миң** сомду түзөт, анын ичинен: 2022-жылы – 1062,1 миң сомго, 2023-жылы – 1075,9 миң сомго. Жол баракчаларында маалыматтар толук камтылбагандыктан, министрликтин отун боюнча реалдуу чыгымдары канча болгондугун аныктоо мүмкүн болгон жок. Бул чыгымдоолор олуттуу жана системдүү мүнөзгө ээ болгондуктан аудиттин өзгөртүлгөн пикирин билдирүүгө негиз болуп саналат.

2) 240905463700708 “Электрондук байкоонун бир бөлүгү катары айыпталуучулар үчүн электрондук байкоочу билериктерди, аны иштетүү үчүн программалык камсыздоону алуу” конкурсу боюнча “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесинин 4-пунктун бузуу менен, финансылык сунуштар ачылгандан кийин техникалык талаптарга жооп берген “ВебСервис” ЖЧКсынын 7 700,0 миң сомдук жана “ЭвоКейДжи” ЖЧКсынын 7 770,0 миң сомдук сунуштары алардын каттарынын негизинде, четке кагылган. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесин жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 19-сентябрындагы №489 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик сатып алуулар жол-

жоболорун жүргүзүү тартибинин” 171-пунктун бузуу менен, Юстиция министрлиги финансылык сунуштар ачылгандан кийин мындан ары тендерге катышуудан баш тарткан фирмаларды ак ниет эмес берүүчүлөрдүн тизмесине киргизүү сунуш берген эмес жана ал компаниялардын жоопкерчиликтен кетүүсүнө шарт түзүлгөн. Натыйжада, эң жогорку баа берген “Транс реклама” ЖЧКсы жеңүүчү деп табылып, аны менен 8 617,0 миң сомго келишим түзүлгөн.

Анткен менен, “Транс Реклама” ЖЧКсы “ 7 миллион сомдон кем эмес эки окшош контракт кызмат көрсөтүү боюнча тажрыйбага ээ болуу” квалификациялык талабына жооп берген эмес. “Транс Реклама” ЖЧКсы тиркеген контракттар рекламалык материалдарды жайгаштыруу тармагында кызмат көрсөтүүлөргө гана байланышкан жана электрондук байкоочу билериктерди жеткирүүгө эч кандай тиешеси жок. Ага карабастан, анын сунушу конкурстук комиссия тарабынан кийинки этапка негизсиз өткөрүлгөн.

“Транс реклама” ЖЧКсын негизсиз жеңүүчү деп табуунун натыйжасында бюджеттик жоготуулардын эсептелген суммасы **917,0 миң сомду** түзөт.

Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2016-жылдын 18-октябрындагы №118- чечими менен бекитилген Евразиялык экономикалык бирлигинин (ТР ЕАЭС 037/2016) “Электротехника жана радиоэлектроника буюмдарында “коркунучтуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө” Евразия экономикалык бирлигинин Техникалык регламентинин 18-пунктун бузуу менен, “Транс реклама” ЖЧКсы 8 617,0 миң сомго жеткирген TR40 электрондук браслеттеринин шайкештик декларациясы же шайкештик сертификаты жок экендигине карабастан, Юстиция министрлиги тарабынан кабыл алынып, ал электрондук браслеттер адамдарга колдонулуп жатат.

Аудиттин объектиси жөнүндө кыскача мүнөздөмө

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (мындан ары - Министрлик) ченемдик укуктук жөнгө салуу, соттук-эксперттик, адвокаттык, нотариалдык, пробацациялык жана жазык-аткаруу иштери, арбитраждык соттордо, эл аралык соттордо, эл аралык арбитраждык соттордо, чет өлкөлүк соттордо, бейтарап соттордо жана башка адистештирилген соттордо, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунда жана жергиликтүү сот органдарында Кыргыз Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин кызыкчылыктарын, ошондой эле арбитраждык соттордо, эл аралык соттордо, эл аралык арбитраждык соттордо, чет өлкөлүк соттордо, бейтарап соттордо жана башка адистештирилген соттордо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын кызыкчылыктарын коргоону камсыздоо жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу боюнча функцияларды камсыз кылуучу аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп саналат.

Юстиция министрлигинин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) белгиленген иш чөйрөсүндө мамлекеттин ишин ченемдик укуктук жактан камсыз кылуу;

2) адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин өз ыйгарым укугунун чегинде камсыз кылуу;

3) аткаруу бийлигинин органдарынын мыйзам долбоорлоо ишин координациялоону камсыз кылуу, анын ичинде эл аралык гранттык жана техникалык жардамдын эсебинен жүзөгө ашырылуучу;

4) тапшырылган ыйгарым укуктардын чегинде каттоону камсыз кылуу;

5) кылмыш жазаларынын жана жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларынын аткарылышын, пробаациялык көзөмөлдү, шарттуу соттолгондорду, жаза өтөө мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу менен соттолгондорду, түзөтүү мекемелеринен шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотулган адамдарды, ошондой эле пробаациялык иш чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык пробаациялык баяндаманы түзүү боюнча функциялардын аткарылышын көзөмөлдөөнү жана контролдоону камсыз кылуу;

6) Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын абалын талдоо жана аларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

7) соттук-эксперттик ишти уюштуруу жана жүзөгө ашыруу;

8) жазык-процессуалдык мыйзамдарга ылайык камакта адамдарды (мындан ары - камактагылар) кармоону камсыз кылуу;

9) пенитенциардык мекемелерди, ошондой эле жазык-аткаруу системасынын (мындан ары - ЖАС) башка бөлүмдөрүн жана мекемелерин кайтарууну камсыз кылуу;

10) соттолгондорду жана камактагыларды кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүүнү камсыз кылуу;

11) коомдук коопсуздукту жана өзгөчө абалдын укуктук режимин камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына жана тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарына көмөктөшүү;

12) ЖАСтын кызматкерлерин, аскер кызматчыларын жана пенсионерлерин укуктук жана социалдык жактан коргоону камсыз кылуу;

13) соттолгондордун ден соолугун коргоону камсыз кылуу;

14) ыкчам-издөө ишин жүзөгө ашыруу, ошондой эле кылмыштардын бетин ачууда жана алдын алууда аны жүзөгө ашыруучу органдарга көмөктөшүү;

15) арбитраждык соттордо, эл аралык соттордо, эл аралык арбитраждык соттордо, чет өлкөлүк соттордо, бейтарап соттордо жана башка адистештирилген соттордо, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунда жана жергиликтүү сот органдарында Кыргыз Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин кызыкчылыктарын, ошондой эле арбитраждык соттордо, эл аралык соттордо, эл аралык арбитраждык соттордо, чет өлкөлүк соттордо, бейтарап соттордо жана башка адистештирилген соттордо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын кызыкчылыктарын коргоону камсыздоо.

Мурдагы аудиттин жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жазма буйруктарынын жана сунуштамаларынын аткарылышы

2021-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки мезгил аралыгына карата Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудитинин жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы тарабынан Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине 2023-жылдын 23-мартындагы №01-20/17 жазма буйрук жана 2023-жылдын 23-мартындагы №01-20/16 сунуштама жөнөтүлгөн. Аудитордук ишти пландоо, отчеттуулук жана мониторинг жүргүзүү боюнча бөлүмдүн маалыматтарына ылайык, жазма буйрук (6 пункттан турган) жана сунуштамалар (20 пункттан турган) толугу менен аткарылган.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жалпы тутуму боюнча бюджеттик каражаттардын чыгымдар сметасынын аткарылышына аудит

Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлиги боюнча 2022-жылга такталган бюджет 351,8 млн. сомду түзүп, бекитилген бюджетке салыштырмалуу 195,8 млн. сомго көбөйгөн.

Иш жүзүндө аткаруу 279,8 млн. сомду же 2022-жылдын такталган бюджетине карата же 79,5% түзгөн.

Таблица 1

Юстиция министрлигинин 2022-жылга карата бюджетинин аткарылышы

(млн сом)

Аталышы	2022-ж. (бекитилген план)	2022-ж. (такталган план)	Такталган пландан четтөө	2022-ж. (факт)	Такталган планга карата %
Бардыгы	156,0	351,8	195,8	279,8	79,5%
Бюджеттик каражаттар	138,5	210,3	71,8	189,2	89,9
Атайын каражаттар	17,5	141,5	124,0	90,6	64%

71,8 млн. сомго көбөйүү төмөндөгүлөргө байланыштуу:

- 0,3 млн. сом 2021-жылдын жыйынтыгы боюнча ТМБ жана дебитордук карыз боюнча ченемден ашык запастарды эсепке алуу менен чегерүүгө;

- 66,5 млн. сом суммасында 2022-жылдын 1-августунан тартып мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын эмгек акысынын жогорулашына байланыштуу КР Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин эмгек акысына кошумча бюджеттик каражаттарды бөлүүгө;

- санариптештирүү боюнча долбоорду ишке ашырууга 5,7 млн. сом суммасында кошумча бюджеттик каражаттарды бөлүүгө;

- “Укук бузуулардын бирдиктүү реестри” АМС менен байланышкан иштердин алкагында 0,1 млн. сом суммасында кошумча бюджеттик каражаттарды бөлүүгө байланыштуу.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук өкүлчүлүк борбору боюнча 2022-жылга такталган бюджетти 252,4 млн сомду түздү, бекитилген бюджетке салыштырмалуу 83,2 млн. сомго же 149,2% га көбөйүү менен.

Республикалык бюджеттин иш жүзүндө аткарылышы 231,8 млн. сомду же такталган бюджетке карата 91,8% ды түздү.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу **Юридикалык жардам кызматы** боюнча 2022-жылга такталган бюджет 90,0 млн. сомду түздү, бекитилген бюджетке карата 5,2 млн. сомго көбөйгөн.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу **Ченем жаратуу жана укук үстөмдүгү институтунун** 2022-жылга такталган бюджетти 6,4 млн. сомду түздү, бекитилген бюджетке салыштырмалуу 6,4 млн. сом көбөйгөн.

Иш жүзүндө аткаруу 5,5 млн сомду же 2022-жылдын такталган бюджетине карата 85,9% түздү.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги боюнча 2023-жылга такталган бюджет (БА, Аймактык башкармалыктары) 430,4 млн. сомду түзгөн, бул 2023-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу (280,1 млн. сом) 150,3 млн. сомго көп.

Иш жүзүндө аткаруу 397,7 млн. сомду же 2023-жылдын такталган бюджетине карата 92,4%ды түзгөн.

Таблица 2

Юстиция министрлигинин 2023-жылга карата бюджетинин аткарылышы
(млн сом)

Аталышы	2023-жыл (бекитилген план)	2023-жыл (такталган план)	Бекитилген пландан четтөө	2023-жыл (факт)	Такталган планга карата аткаруу %
Баардыгы	280,1	430,4	150,3	397,7	92,4
Бюджеттик каражаттар	139,9	283,9	144,0	269,3	94,9
Атайын каражаттар	140,2	146,5	6,3	128,4	87,6

Бюджеттик каражаттар боюнча 144,0 млн. сомго көбөйүү төмөнкүлөргө байланыштуу болгон:

- 2,2 млн. сом суммасында кошумча бюджеттик каражаттарды Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 18-апрелиндеги №188-т тескемесине ылайык “Юридикалык жактарды каттоо, нотариалдык жана адвокаттык иш чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруу үчүн маалыматтык платформаны жана материалдык-техникалык камсыздоону иштеп чыгуу жана сатып алуу, архивдик маалыматтар базасын санариптештирүү” санариптештирүү боюнча долбоорго бөлүү менен;

- 138,8 млн. сом суммасында 2022-жылдын 1-августунан тартып мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын эмгек акысын жогорулатууга байланыштуу Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин эмгегине кошумча бюджеттик каражаттарды бөлүү менен;

- 1,2 млн. сом суммасында тарифтердин жогорулашына байланыштуу коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө төлөөгө кошумча бюджеттик каражаттарды

бөлүү менен;

- 1,0 млн. сом суммасында КРЮМ караштуу Юридикалык жардам кызматынын сметасынан кызматтык сапарлар боюнча чыгымдарга каражаттарды өткөрүп берүү менен;

- 0,45 млн. сом суммасында Пробация департаментинин сметасынан байланыш жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөгө каражаттарды өткөрүп берүү менен;

- 0,4 млн. сом “Укук бузуулардын бирдиктүү реестри” автоматташтырылган маалыматтык системасында иштелип чыккан, анын ичинде “Акылдуу шаар” долбоорунун “Коопсуз шаар” компонентин ишке ашыруунун алкагында аппараттык-программалык комплексти колдонуу менен фиксацияланган укук бузууларды жасагандыгы үчүн өндүрүлгөн айыптардын суммаларын түзүү жана пайдалануу тартибине ылайык материалдык-техникалык камсыздоону жакшыртууга жана кызматкерлерди материалдык жактан дем берүүгө - 13% өлчөмүндө кошумча бюджеттик каражаттарды бөлүү менен.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Сот өкүлчүлүгүнүн борбору боюнча 2023-жылга такталган бюджет 179,7 млн. сомду түзгөн, 9,7 млн. сомго же бекитилген бюджетке салыштырмалуу 5,7% көбөйгөн.

2023-жылдын аткарылышы 178,6 млн. сомду же такталган планга карата 99,4%ды түзгөн.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматы боюнча 2023-жылга такталган бюджет 119,6 млн. сомду түзгөн, 2023-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу (86,4 млн. сом) 33,2 млн. сомго көбөйгөн.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институту боюнча 2023-жылга такталган бюджет 5,8 млн. сомду түзгөн. 2023-жылдын бекитилген бюджетине карата өзгөртүүсүз калтырылган.

Иш жүзүндө аткаруу 5,8 млн. сомду же 2023-жылдын такталган бюджетине карата 100%ды түзгөн.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук-эксперттик кызмат боюнча 2023-жылга такталган бюджет 103,5 млн. сомду түзгөн, бекитилген бюджетке карата (93,2 млн. сом) 10,3 млн. сомго көбөйгөн.

Иш жүзүндө аткаруу 100,3 млн. сомду же 2023-жылдын такталган бюджетине карата 96,9%ды түзгөн.

Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлиги боюнча 2024-жылга такталган бюджет (БА, аймактык башкармалыктары) 438,8 млн. сомду түздү, бекитилген бюджетке салыштырмалуу (343,4 млн. сом) 95,4 млн. сомго көбөйгөн, анын ичинде бюджеттик каражаттар боюнча 281,7 млн. сомду түзүп, 2024-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу (281,7 млн. сом) 70,0 млн. сомго көбөйгөн, атайын эсептин каражаттары боюнча такталган 87,1 млн. сомду түздү, бекитилген бюджетке карата (61,7 млн. сом) 25,4 млн. сомго көбөйгөн.

Иш жүзүндө аткаруу 418,7 млн. сомду же 2024-жылдын такталган бюджетине карата 95,4% түздү.

Таблица 3

Юстиция министрлигинин 2024-жылга карата бюджетинин аткарылышы

(млн сом)

Аталышы	2024-жыл (бекитилген план)	2024-жыл (такталган план)	Бекитилген пландан четтөө	2024-жыл (факт)	Такталган планга карата %
Бардыгы	343,4	438,8	-95,4	418,7	95,4
Бюджеттик каражаттар	281,7	351,7	-70,0	336,6	95,7
Атайын эсептин каражаттары	61,7	87,1	-25,4	82,1	94,1

Бюджеттик каражаттар боюнча чыгашалардын 95,4 млн. сомго көбөйүшү төмөндөгүлөр менен байланышкан:

- 15,0 млн. сом Министрликтин ведомстволук мекемелери боюнча 2024-жылдын 9 айынын аткарылышынын жыйынтыгы боюнча үнөмдөлгөн каражаттарды кайра бөлүштүрүүнүн эсебинен штаттык санды 20 адамга көбөйтүүгө байланыштуу кошумча чыгашаларды каржылоо менен;

- 9,0 млн. сом Салыктык эмес кирешелердин кошумча түшүүлөрүнүн эсебинен электрондук техникалык каражаттарды сатып алуу үчүн пробация линиясы боюнча “Электрондук билерик” долбоорун ишке ашырууга;

- 4,4 млн. сом Пробация департаментинин аппаратынан каражаттарды өткөрүп берүү менен, анын ичинен: 2,9 млн. сом учурдагы чыгашаларга керектөөлөрдү жабуу үчүн, 1,5 млн. сом коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашаларды жана мүлктү учурдагы оңдоого чыгашаларды жабуу үчүн;

- 1,1 млн. сом социалдык төлөмдөрдү жогорулатууга жана башка иш-чараларга каралган каражаттардын эсебинен тарифтердин жогорулашына байланыштуу коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө төлөөгө;

- 0,6 млн. сом “Акылдуу шаар” долбоорунун “Коопсуз шаар” компонентинин укук бузуулардын бирдиктүү реестрине ылайык комиссиянын контролдоо-көзөмөлдөө функцияларын (текшерүү ишин) жүзөгө ашырууда табылган бузуулардан республикалык бюджетке которулган каражаттардын эсебинен, анын ичинде: 2023-жыл боюнча 167,7 миң. сом, 2024-жыл боюнча 195,4 миң. сом;

- 45,1 млн. сом КР ЮМ Өнүктүрүү жана дем берүү фондуна кошумча;

Ошону менен бирге, бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар төмөнкүлөргө байланыштуу азайтылган:

- 5,0 млн. сом Юстиция министрлигинин аймактык жана ведомстволук мекемелерине дем берүүчү төлөмдөр үчүн өткөрүлүп берилди;

- 0,2 млн. сом мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдөн үнөмдөөлөргө байланыштуу чыгымдарды азайтуу менен;

- 0,03 млн. сом 2022-жылга товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын эсепке алууга байланыштуу чыгашаларды азайтуу менен;

Атайын эсептин каражаттары боюнча 25,4 млн. сомго көбөйүү төмөнкүлөргө байланыштуу болду:

- 17,0 млн. сом жыл башына карата калдыктар менен;
- 12,4 млн. сом пландык көрсөткүчтөрдү көбөйтүү менен, анын ичинен 6,0 млн. сом аппарат боюнча жана 6,4 млн. сом ведомстволук мекемелер боюнча;
- 0,5 млн. сом Пробация департаментинен техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын жол киресин жана тамактануусун компенсациялоо жана чегерүү боюнча карыздарды жабуу үчүн каражаттарды өткөрүп берүү менен;
- 4,5 млн. сом, “Электрондук билерик” долбоорун ишке ашырууга пробация линиясы боюнча электрондук байкоо жүргүзүү үчүн Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынан Пробация департаментине каражаттарды өткөрүп берүү менен.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Сот өкүлчүлүгүнүн борбору боюнча 2024-жылга такталган бюджет 635,5 млн. сомду түздү, бекитилген бюджетке салыштырмалуу 12,6 млн. сомго же 2,0% көбөйгөн.

2024-жыл үчүн аткаруу 629,8 млн. сомду же такталган планга карата 99,1%ды түздү.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы **Пробация департаменти** боюнча 2024-жылга такталган бюджет 192,0 млн. сомду түзүп, бекитилген бюджетке (197,4 млн. сом) салыштырмалуу 5,4 млн. сомго азайган, анын ичинде бюджеттик каражаттар боюнча 187,2 млн. сомду түзүп, 2024-жылдын бекитилген бюджетине (197,0 млн. сом) салыштырмалуу 9,8 млн. сомго көбөйгөн, атайын эсептин каражаттары боюнча 4,8 млн. сомду түзүп, 2024-жылдын бекитилген бюджетине (0,4 млн. сом) салыштырмалуу 4,4 млн. сомго көбөйгөн.

Иш жүзүндө аткаруу 162,7 млн. сомду же 2024-жылдын такталган бюджетине карата 84,7 % түздү.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу **Юридикалык жардам кызматы** боюнча 2024-жылга такталган бюджет 147,0 млн. сомду түзүп, бекитилген бюджетке (124,1 млн. сом) салыштырмалуу 22,9 млн. сомго көбөйгөн.

Иш жүзүндө аткаруу 141,8 млн. сомду же 2024-жылдын такталган бюджетине карата 96,5 % түздү.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу **Ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институтунун** 2024-жылга такталган бюджет 8,0 млн. сомду түзүп, бекитилген бюджетке (7,2 млн. сом) салыштырмалуу 0,8 млн. сом көбөйгөн.

Иш жүзүндө аткаруу 8,0 миң сомду же 2024-жылдын такталган бюджетине карата 100 % түздү.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу **Соттук-эксперттик кызмат (СЭК)** боюнча 2024-жылга такталган бюджет бюджеттик каражаттар боюнча 232,4 млн. сомду түзүп, 2024-жылдын бекитилген бюджетине (260,5 млн. сом) салыштырмалуу 28,1 млн. сомго азайган, анын ичинде бюджеттик каражаттар боюнча 227,0 млн. сомду түзүп, 2024-жылдын

бекитилген бюджетине (258,1 млн. сом) салыштырмалуу 31,1 млн. сомго азайган, атайын эсептин каражаттары боюнча 5,4 млн. сомду түзүп, 2024-жылга бекитилген бюджетке (2,4 млн. сом) салыштырмалуу 3,0 млн. сомго көбөйгөн.

Иш жүзүндө аткаруу 218,8 млн. сомду же 2024-жылдын такталган бюджетине карата 94,1 % түздү.

Борбордук аппараттын эмгек акыларын жана Социалдык фондго төгүмдөрүн талдоо

Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлеринин факты жүзүндө эсептелген эмгек акылары 2022-жылга 68486,2 миң сомду, 2023-жылга 112 525,4 миң сомду жана 2024-жылга 125 410,3 миң сомду түзгөн. Фонддун эсебинен 2024-жылга – 28 620,7 миң сом.

Аныкталды жана корутунду

Мамлекеттик салык кызматы менен Юстиция министрлигинин ортосундагы салыштыруу актысына ылайык, 2024-жылдын 31-декабрына карата Юстиция министрлигинин киреше салыгы боюнча 3 200,2 миң сом ашыкча төлөмү бар. 2024-жылдын декабрь айына карата 2975,2 миң сомдук киреше салыгы боюнча отчету өткөөл мүнөзгө ээ болуп, 2025-жылдын январь айында тапшырылганын эске алуу менен, 224,9 миң сомду түзөт. Бирок, Министрликтин бухгалтердик эсебинде (1с программасындагы маалыматка ылайык), киреше салыгы боюнча ашык төлөм болгону 15,9 миң сомду түзөт, же айырма **209,0 миң сомду түзөт.**

Бул айырмачылыктар, мамлекеттик салык кызматы менен өз убагында тактоо иштеринин жүргүзүлбөгөндүгүн айгинелейт. Алсак, 2024-жылдын февраль айына карата киреше салыгы боюнча STI-161 отчеттук формасы менен бухгалтердик регистрдеги айырмачылык 1971,92 сомду түзгөндүгү аныкталды. Жооптуу кызматкердин туура эмес эсептөөсүн кесепетинен кызматкерлердин эмгек акысынан 1971,92 сом ашыкча киреше салыгы кармалган. Ушул сыяктуу, 2024-жылдын март айында 1709,84 сом ашыкча кармалган. Ал эми, 2023-жылдын октябрь айында бир кызматкерден 2250 сомго киреше салыгы аз кармалган же 2250 сомго бюджеттик жоготууларга жол берилген.

Салыштыруу актысына ылайык, 2024-жылдын 31-декабрына карата камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча Юстиция министрлигинин 8026,7 миң сом ашыкча төлөмү бар. 2024-жылдын декабрь айына карата 8110,8 миң сомго камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча отчету өткөөл мүнөзгө ээ болуп, 2025-жылдын январь айында тапшырылганын эске алуу менен, Юстиция министрлигинин карызы 84,1 миң сомду түзөт. Бирок, Министрликтин бухгалтердик эсебинде (1с программасындагы маалыматка ылайык) 14,7 миң сом дебитордук карыз бар деп көрсөтүлгөн, же айырма **98,8 миң сомду түзөт.** Ушул сыяктуу, МПТФ боюнча 103,6 миң сом айырмачылык аныкталды.

Аталган айырмачылыктын себебин аныктоо учурунда аудит тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрү жана МПТФ боюнча 2024-жылга карата STI-161 отчеттук формасы менен бухгалтердик регистрдеги айырмачылык аныкталды. Жооптуу кызматкердин туура эмес эсептөөсүнүн кесепетинен кызматкерлердин эмгек акысынан 2024-жылы жалпы **93,0 миң сомго эсепке алуудагы**

айырмачылыктарга жол берилген, анын ичинен: январь айына карата камсыздандыруу төгүмдөрү – 45,4 миң сом, МПТФ – 2,8 миң сом; февраль айына карата камсыздандыруу төгүмдөрү – 42,5 миң сом, МПТФ – 2,3 миң сом. Аудит учурунда такталган отчеттор мамлекеттик салык кызматына тапшырылды

Сунуштама

Киреше салыгы, социалдык төлөмдөр жана МПТФ боюнча Министрликтин бухгалтердик эсеби менен салык органдарынын маалыматтарын дал келтирүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлсүн.

Жооптуу кызматкердин туура эмес эсептөөсүнүн кесепетинен кызматкерлердин эмгек акысынан ашыкча кармалган 1,7 миң сом киреше салыгы тиешелүү кызматкерлерге кайтарылып берилсин.

Өз убагында киреше салыгын, камсыздандыруу төгүмдөрүн кызматкерлердин эмгек акысынан кармабаган жана Министрликтин бухгалтердик эсеби менен салык органдарынын маалыматтарынын ортосундагы айырмачылыктарга жол берген тийиштүү кызмат адамдарынын жоопкерчиликти каралсын.

Финансы жана материалдык-техникалык камсыз кылуу башкармалыгынын кызматкерлерине салык жана отчеттуулук маселелери боюнча тиешелүү окуулар уюштурулсун.

Иш сапар чыгымдарына аудит

Аудиттелген мезгил аралыгына карата иш сапар чыгымдарына жалпы 19909,1 миң сом сарпталган, анын ичинен: бюджеттик каражаттар – 15 041,6 миң сом, атайын каражаттар – 4867,5 миң сом.


2022-2024-жылдар аралыгындагы иш сапар чыгымдарынын динамикасы

2022-жыл – 2854,8 миң сом, анын ичинен: өлкө ичиндеги – 485,3 миң сом (17%), чет өлкөлүк – 2369,5 (83%) миң сом.

2023-жыл – 6948,9 миң сом, анын ичинен: өлкө ичиндеги – 893,2 миң сом (12,9%), чет өлкөлүк – 6055,7 миң сом (87,1%).

2024-жыл – 10105,5 миң сом, анын ичинен: өлкө ичиндеги – 1413,8 миң сом (14%), чет өлкөлүк – 8691,7 миң сом (86%).

Диаграмма №1



Диаграммада көрсөтүлгөндөй, иш сапар боюнча жалпы чыгымдар 2022-2024-жылдар аралыгында 2854,8 миң сомдон 10105,5 миң сомго чейин же үч эседен ашык өскөн (71,8% өсүш). Анын ичинен, чет өлкөлүк чыгымдар басымдуулук кылат (83%дан 86% га чейин). Өлкө ичиндеги чыгымдардын үлүшү 2023-жылы азыраак, бирок 2024-жылы бир аз өскөн.

Таблица 4

2022-2024-жылдардагы КР ЮМнын жетекчилигинин иш сапар чыгымдары

№	Ф.А.А.	Кызматы	Жалпы сумма (сом)	Иш сапарга сарпталган күндөрдүн жалпы саны (бюджет, атайын эсеп)
1	Баєтов Аяз Батыркулович	Министр	6 817 971, 34	Жалпы – 253 күн, анын ичинен: Сырткы - 188 күн, ички -65.
2	Зарылбек Алмазбек уулу	Министрин орун басары	3 568 603,85	Жалпы – 264 күн, анын ичинен: Сырткы – 138 күн, ички – 126. (Негизинен Баткен, Таджикистан, Өзбекистан)
3	Сыдыков Орозбек Кадырбекович	Министрин орун басары	449 498,00	Жалпы – 30 күн, анын ичинен: Сырткы – 15 күн, ички – 15.
4	Сыдыгалиев Искендер Муратович	Министрин орун басары	163 207,00	Жалпы – 10 күн, анын ичинен: Сырткы – 10 күн, ички – 0.
5	Аскарова Зарема Аликовна	Министрин биринчи орун басары	2 279 934,19	Жалпы – 93 күн, анын ичинен: Сырткы – 85 күн, ички – 8.
	Жетекчилик жалпы		13 279 214,38	

(Маалымат иретинде: 2022-жылы – 246 иш күн, 2023-жылы – 246 иш күн, 2024-жылы – 248 иш күн)

Жалпы иш сапар чыгымдарынын ичинен 13 279,2 миң сом министрликтин жетекчилигине сарпталган же 66,7 %.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137, 2023-жылдын 11-ноябрындагы №2-Б жана 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйруктары менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жоболорунун” талаптарын (2 пунктунун 119 пунктчасын) бузган учурлар аныкталды.

Алсак, Юстиция министрлигинин 2022-жылдын 25-апрелиндеги №21-к буйругунун негизинде адис К.А.К. Ош жана Жалал-Абад облустарына 2022-жылдын 26-апрелинен тартып 28-апрелине чейин 3 күнгө иш сапарына жөнөтүлгөн. №14 аванстык отчету 2022-жылдын 12-майында же 14 күндөн кийин кечиктирилип тапшырылган.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2022-жылдын 19-апрелиндеги №18-к буйругунун негизинде башкармалыктын начальниги И.Ч.С. Ош жана Жалал-Абад облустарына 2022-жылдын 21-апрелинен тартып 29-апрелине чейин иш сапарына жөнөтүлгөн. №16 аванстык отчету 2022-жылдын 11-майында 12 күндөн кийин кечиктирилип тапшырылган.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137, 2023-жылдын 11-ноябрындагы №2-Б жана 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйруктары менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жоболорунун” талаптарын бузуу менен аванстык отчетторду кечиктирип тапшырган кызматкерлердин жоопкерчиликти каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2023-жылдын 3-августундагы №69-к буйругунун негизинде башкармалыктын начальниги Б.А.Дж. Кытай Эл Республикасынын Шанхай шаарына 2023-жылдын 2-сентябрынан тартып 8-сентябрын кошуу менен 7 календардык күнгө иш сапарына жөнөтүлгөн. №89 аванстык отчету 2023-жылдын 11-сентябрында тапшырылган. Б.А.Дж. 7-сентябрда учуп келген же иш сапарынан бир күн эрте. Акча каражаты толугу менен 7 күнгө төлөнүп берилген, жалпы суммасы 24,2 миң сом иш сапар чыгымдары ашыкча төлөнгөн, анын ичинен: күн сайын төлөнчү бир күндүк чыгымы 5,3 миң сом, мейманканага болгон чыгым 18,9 мин сомду түзөт. *Аудит учурунда Б.А.Дж. тарабынан 5,3 миң сом 2025-жылдын 3-ноябрында №42700077 квитанциясы менен республикалык бюджетке кайтарылды.*

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2023-жылдын 30-июнундагы №54-к буйругунун негизинде министрдин орун басары З.у.А. Баткен облусунун Баткен шаарына 2023-жылдын 3-июлунан тартып 9-июлуна кошуу менен 7 календардык күнгө иш сапарына жөнөтүлгөн. №53 аванстык отчету 2023-жылдын 11-июлунда тапшырылган жана З.у.А. 8-июлунда учуп келген же иш сапарынан бир күн эрте. Акча каражаты толугу менен 7 күнгө

төлөнүп берилген, күн сайын төлөнчү бир күндүк чыгымы 0,5 миң сом ашыкча төлөнгөн. *Аудит учурунда З.у.А. тарабынан 0,5 миң сом 2025-жылдын 27-октябрында №403900031 квитанциясы менен республикалык бюджетке кайтарылды.*

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2024-жылдын 4-октябрындагы №108-к буйругунун негизинде министрдин орун басары З.у.А. Баткен шаарына 2024-жылдын 7-октябрынан тартып 13-октябрын кошуу менен 7 календардык күнгө иш сапарына жөнөтүлгөн. №121 аванстык отчету 2024-жылдын 14-октябрында тапшырылган жана З.у.А. 12-октябрында учуп келген же иш сапарынан бир күн эрте. Акча каражаты толугу менен 7 күнгө төлөнүп берилген. Жалпы иш сапар чыгымына ашыкча төлөнгөн суммасы 3,0 миң сомду түзөт, анын ичинен: күн сайын төлөнүүчү бир күндүк чыгымы 0,5 миң сом, мейманкана чыгымы 2,5 миң сом. *Аудит учурунда З.у.А. тарабынан 3,0 миң сом 2025-жылдын 27-октябрында №403900034 квитанция менен республикалык бюджетке кайтарылды.*

Аныкталды

2024-жылдын 25-ноябрындагы №145-к буйругунун негизинде министр Б.А.Б. официалдуу делегация менен 2024-жылдын 1-декабрынан 4-декабрына чейин Корея Республикасынын Сеул шаарына иш сапар менен барган. 2024-жылдын 9-декабрындагы №170 аванстык отчетко ылайык, ага 3 күнгө жатакана чыгымдары жана 4 күнгө суткалык чыгымдар төлөнүп берилген. Ошондой эле, 2024-жылдын 31-октябрындагы №122-К (тиешелүү өзгөртүүлөрү менен) буйругуна ылайык, министр Б.А.Б. 2024-жылдын 4-декабрынан тартып 9-декабрына чейин Улуу Британия Бириккен Королдугунун Лондон шаарына иш сапарга барган. 2024-жылдын 13-декабрындагы №176 аванстык отчетуна ылайык, ага 4-декабрдан тартып 10-декабрга чейин 7 күнгө суткалык чыгымдары жана 6 күнгө жатакана чыгымдары төлөнүп берилген. Мындан сырткары, жатаканада ашыкча чыгым жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу, 53,9 миң сом кошумча төлөнүп берилген. Мында, 2024-жылдын 4-декабрына карата бир эле күнгө суткалык чыгымдар Сеул шаарына дагы Лондон шаарына дагы төлөнүп берилген же 5,9 миң сомго ашыкча. Ал эми, иш сапар 9-декабрында аяктап, Бишкек шаарына кайткандыгына карабастан, 10-декабрды кошуп, Лондон шаарындагы суткалык чыгымдар жана жатакана чыгымдары негизсиз 1 күнгө 27,6 миң сомго ашыкча төлөнгөн. Мындан сырткары, жатаканада ашыкча чыгым жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу, 53,9 миң сом кошумча төлөнүп берилген. Эки иш сапардын жыйынтыгында жалпы негизсиз ашыкча төлөнгөн сумма 87,4 миң сомду түзгөн (эсеп берүүчү адам негизсиз тапшырган аванстык отчет бухгалтер, башкармалыктын башчысы тарабынан жактырылып, министрдин орун басары тарабынан бекитилип, дебитордук карыз негизсиз эсептен чыгышталган).

Корутунду

2024-жылдын 4-декабрында министр Б.А.Б-га эки иш сапар (Сеул жана Лондон) үчүн бир күнгө кош төлөм (суткалык) жана Лондон иш сапары аяктагандан кийинки күн (10-декабрь) үчүн негизсиз төлөмдөр жүргүзүлгөн.

Жалпысынан 87,4 миң сом негизсиз төлөнгөн, анын ичинде: Эки жерге бир күнгө төлөнгөн суткалык – 5,9 миң сом; Лондондо иш сапар аяктагандан кийинки күн үчүн суткалык жана жатакана чыгымдары – 27,6 миң сом; жатакана чыгымы үчүн ашыкча төлөм – 53,9 миң сом. *Аудит учурунда министр Б.А.Б. тарабынан 87,4 миң сом 2025-жылдын 15-ноябрындагы №428300084, 428300086 квитанциялары менен республикалык бюджетке кайтарылды.*

Сунуштама

Аванстык отчетторду кароодо, иш сапарынын реалдуу мөөнөтүн (башталышы/аягы) аныктоо үчүн документтерди (унаа билети, жүргүнчү талону, паспорттун көчүрмөсү) талап кылуу жана текшерүү камсыз кылынсын.

Жатакана чыгымдары үчүн төлөмдөрдү кабыл алууда, расмий далилдерди (эсеп-фактура, квитанция) талап кылуу тартиби бекемделип, нормадан ашкан чыгымдар автоматтык түрдө аванстык эсептөөгө киргизилбеши камсыздалсын.

Ашыкча иш сапар чыгымдарына жол берген, көзөмөлдөбөгөн бардык кызмат адамдарынын жоопкерчиликти каралсын.

Министрликтин борбордук аппаратынын депозиттик эсебиндеги акча каражаттарынын жүгүртүлүшүнө аудит

2022-жылдын 1-январына карата депозиттик эсепте 10,1 миң сом калдык болгон, жыл ичинде 980,7 миң сом келип түшүп, 423,5 миң сом кайтарылган. 2023-жылы келип түшкөн сумма – 414,1 миң сом, кайтарылганы – 916,5 миң сом, 2024-жылы келип түшкөн сумма – 500,8 миң сом, кайтарылганы – 146,8 миң сом. 2024-жылдын 31-декабрына карата калдык – 419,2 миң сом.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин депозиттик эсебине келип түшкөн каражаттарды эсепке алууда министрликтин бухгалтердик регистрлеринде ар бир төлөөчү боюнча эсепке алуу жүргүзүлбөйт. Бир айда келип түшкөн каражаттар бир эле сумма менен кириштелет. Бул өз кезегинде “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесин бузуу болуп саналат жана толуктук принцибине жооп бербейт. Ошондой эле, ар бир төлөөчү боюнча эсепке алуунун жоктугу акча каражаттарды негизсиз кайтаруу, бир эле сумманы эки жолу которуп жиберүү тобокелдигине алып келет.

Сунуштама

Депозиттик эсепке келип түшкөн каражаттарды эсепке алууда айлык жыйынтык боюнча эмес, ар бир төлөмдүн кабыл алынган күнү боюнча жана ар бир контрагент боюнча каттоо камсыз кылынсын.

“Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесин бузууга жол берген Финансы жана материалдык-техникалык камсыздоо башкармалыгынын тийиштүү кызматкерлеринин жоопкерчилиги каралсын.

Бюджетке салыктык эмес кирешелердин келип түшүүсүн талдоо

Министрликтин 4402051001000880 топтолгон эсеби боюнча Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине багытталган кирешелердин пайда болуусунун негизги булактары болуп, төмөндөгүлөр эсептелет:

- юстиция органдары тарабынан алынган мамлекеттик алым;
- лицензияларды бергендиги үчүн мамлекеттик алым;
- мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар;
- апостиль бергендиги үчүн жыйымдар.
- жана башка төлөмдөр.

Министрликтин топтолгон эсебине факты жүзүндө келип түшкөн жана чегерилген акча каражаттары

АИС “Казна бюджет” көчүрмөсүнө ылайык, Юстиция Министрлиги администратор болгон 4402051001000880 эсебине 2022-жылы – 180 417 649,9 сом келип түшкөн, 2023-жылы – 182 418 038,76 сом, 2024-жылы - 397785363,97 сом. Мындан сырткары, салыктык эмес кирешелердин айрым түрлөрүнүн бир бөлүгү министрликтин атайын эсебине келип түшкөн.

Бирок, Министрликтин 4402051001000880 топтолгон эсебинин көчүрмөсүндө башка мамлекеттик органдардан жаңылыш келип түшкөн акча каражаттары бар экендигин, белгилей кетүү керек.

Негизги киреше булактары боюнча:

1. Юстиция органдары тарабынан кармалып алынуучу мамлекеттик алым:

2022-жылы: 1 948 324 иш-аракеттен отчет боюнча 212 461 056 сом киреше түшкөн. Казынага 214 440 874,5 сом түшүрүлгөн, бул отчеттон 1 979 818,5 сомго көп. Анын ичинен, 2021-жылга төлөнгөн сумма 1 907 448,73 сом.

2023-жылы: Иш-аракеттердин саны азайып, 1 207 972ге жеткен. Бирок киреше өсүп, отчет боюнча 239 615 982 сом болгон. Казынадагы сумма (239 783 867 сом) отчетко салыштырмалуу 167 885 сомго көп болгон.

2024-жылы: Иш-аракеттердин саны кескин өсүп, 2 298 126га жеткен. Отчет боюнча киреше 358 019 429 сомго, казынага түшкөн сумма 358 167 903,9 сомго өскөн. Четтөө 148 474,9 сомду түзгөн.

2. Мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар:

Иш-аракеттердин саны жана кирешеси үзгүлтүксүз көбөйгөн. **2022-жылы:** 9173 иш-аракеттен отчет боюнча 5 649 126 сом киреше алынган. Казынага 6 821 457,5 сом түшкөн (четтөө +1 172 331,5 сом).

2023-жылы: Иш-аракеттердин саны 23 978ге, отчет боюнча киреше 19 626 880 сомго өскөн. Казынадагы сумма 21 366 968 сом болуп, четтөө 1 740 088 сомду түзгөн.

2024-жылы: Иш-аракеттердин саны 25 495ке чыкканы менен, киреше кескин өсүп, отчет боюнча 37 028 374 сомго жеткен. Казынага 38 337 269 сом түшүрүлгөн, бул отчеттон 1 308 895,0 сомго көп.

3. Апостиль үчүн жыйымдар:

Кирешелердин көлөмү туруктуу түрдө өсүп, 2024-жылы айрыкча сезилерлик болгон.

2022-жылы: 32 795 иш-аракеттен отчет боюнча 35 603 324 сом киреше түшкөн. Казынадагы сумма (35 626 005 сом) 22 681 сомго көп болгон.

2023-жылы: Иш-аракеттердин саны 36 248га, отчет боюнча киреше 40 068 241 сомго өскөн. Казынадагы сумма 40 369 605 сом болуп, четтөө 301 364 сомго жеткен.

2024-жылы: 37 463 иш-аракеттен отчет боюнча киреше 57 641 360 сомго өскөн. Казынага 58 823 320 сом түшүрүлгөн, 852 972 сом кайтарылган, четтөө 328 988 сомду түзгөн.

4. Лицензияларды бергендик үчүн мамлекеттик алым:

2022-жылы: 809 иш-аракеттен отчет боюнча 404 500 сом киреше түшкөн. Бирок казынага 397 272 сом гана түшкөн, бул отчеттон 7 228 сомго аз.

2023-жылы: Иш-аракеттердин саны азайып, 582ге жеткен. Отчет боюнча киреше 291 000 сом болгону менен, казынага 297 473 сом түшкөн (четтөө +6 473 сом).

2024-жылы: Иш-аракеттердин саны 749га чыккан. Отчет боюнча киреше 374 500 сом, казынадагы сумма 378 626 сом болуп, айырмачылык 4 126 сомду түзгөн.

Жалпысынан айырмачылыктардын реалдуу себептерди ар бир төлөм боюнча талданбагандыгы жана ал системдүү мүнөзгө ээ экендиги аныкталды. Юстиция министрлигин жооптуу кызматкерлеринин түшүндүрмөлөрүндө “Бул сумма жарандар адашып төлөгөн суммалар. Бүгүнкү күндө, алардын арыздарынын негизинде которулуп берүүлөр жүргүзүлүп жатат” деген гана жалпы жооптор алынды.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 29-апрелиндеги №233 токтому менен бекитилген “Атайын эсептерде топтолуучу башка каражаттарды аныктоонун, чегерүүнүн жана чыгымдоонун тартибине” ылайык, Башка каражаттар катары салыктык эмес кирешелердин пайызынын үлүшү төмөнкү формула боюнча аныкталат: $BK = \frac{ЭТФ}{\sum СЭК} \cdot 100$,

Мында: БК - башка каражаттар, б.а. салыктык эмес кирешелерди пайыз менен бөлүштүрүү; СЭК - салыктык эмес кирешенин булагы; ЭТФ - эмгек акы төлөө фонду.

Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын эмгек акы фонду 132 589,1 миң сомду түзөт. 2025-жылдын 26-июлуна чейин жогорудагы формулага ылайык, түшкөн 129 414,5 миң сом кирешелердин 51,67% же 66 868,7 миң сом Юстиция министрлигинин атайын эсебине түшүүгө тийиш болгон. Бирок, факт жүзүндө 108 003,4 миң сом чегерилген же 41 134,9 миң сомго көп. Белгилей кетүүчү жагдай, КРнын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 5-июнундагы №335 токтомуна ылайык, бул токтом күчүнө киргенге чейин атайын эсептерге Башка каражаттардын тизмегинен чыгарылган булактар боюнча чегерилген каражаттар алып салынбайт жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 29-сентябрынын №626 токтому (*Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 31-майындагы №302 токтому менен күчүн жоготкон*) менен бекитилген Казыналыктын бирдиктүү эсеп системасындагы атайын эсептерде

топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө жобого ылайык толук өздөштүрүлгөнгө чейин пайдаланылат деп белгиленген.

Аныкталды жана корутунду

4402051001000880 топтоо эсебиндеги негизги салыктык эмес кирешелердин бардык түрү боюнча отчеттук маалыматтар менен республикалык бюджетке келип түшкөн суммалардын ортосунда, мурунку жыл үчүн төлөнгөн сумманы эске алганда жалпы 5 266,5 миң сомго айырмачылыктар аныкталды, анын ичинен: 2022-жылга – 1 260,2 миң сомго (2021-жылдан өткөн сумманы эске алганда), 2023-жылга – 2 215,8 миң сомго, 2024-жылга – 1790,5 миң сомго. Жалпысынан айырмачылыктардын реалдуу себептерди ар бир төлөм боюнча талданбагандыгы жана системдүү мүнөзгө ээ экендиги аныкталды. Юстиция министрлигин жооптуу кызматкерлеринин түшүндүрмөлөрүндө “Бул сумма жарандар адашып төлөгөн суммалар. Бүгүнкү күндө, алардын арыздарынын негизинде которулуп берүүлөр жүргүзүлүп жатат” деген гана жалпы жооптор алынды.

Сунуштама

Төлөмдөрдү кабыл алуу системасын автоматташтырып, онлайн төлөм мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилсин;

Адашып төлөнгөн суммаларды өз убагында аныктоо боюнча иш-чаралар көрүлсүн;

Ар бир төлөм түрү боюнча айырмачылыктар деталдуу эсепке алынып, аларды жоюу иш-аракеттери пландаштырылсын;

Айырмачылыктарды тез арада жоюу боюнча жоопкерчилик так аныкталсын;

Бюджетке түшкөн салыктык эмес кирешелерди башкаруу жана эсепке алуу үчүн, мамлекеттик салык кызматынын тажрыйбасын жана принциптерин негизге алган жаңы санарип программалык комплекс (АИС) иштелип чыксын.

Аныкталды жана корутунду

Аудиттелген мезгил аралыгына карата айрым мамлекеттик алымдар мамлекеттик бюджеттин киреше булагына түшпөстөн, жалпы 6,0 миң сомго министрликтин атайын эсебине түшкөндүгү аныкталды, анын ичинен: 2023-жылы – 2,7 миң сомго, 2024-жылы – 3,3 миң сомго.

Сунуштама

Мамлекеттик алымдар мамлекеттик бюджеттин киреше булагына түшпөстөн, жалпы 6,0 миң сом министрликтин атайын эсебине түшкөндүгүнө байланыштуу республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнө чегерилсин.

Эмгек акыга аудит жүргүзүү

Аныкталды жана корутунду

2024-жылдын ноябрь айында кызматкер Т.А. кызматтан бошотулгандыгына байланыштуу иштеген убактысына пропорционалдуу 13-айлык акы 40,6 миң сомго төлөнүп берилген. Бирок, ушул эле кызматкерге 2024-жылдын декабрь айында дагы бир жолу 40,6 миң сомго 13-айлык төлөнүп берилген (эки жолу). Натыйжада кызматтан бошотулган кызматкерге 13-айлык 40,6 миң сомго ашыкча төлөнгөн. *Аудит учурунда Т.А. тарабынан 40,6 миң сом*

2025-жылдын 24-октябрындагы №403900130 квитанция менен республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнө калыбына келтирилди.

Сунуштама

Бир кызматкерге эки жолу 13-айлыкты чегерүү менен 40,6 миң сомду ашыкча төлөөгө жол берген кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Коммуналдык кызматтар менен эсептешүүгө аудит

Министрлик тарабынан 2021-жылга коммуналдык кызматтарга төлөө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 16-апрелиндеги №102-б буйругу менен бекитилген лимиттин негизинде жүргүзүлгөн.

Аныкталды жана корутунду

2023-жылга жылуулук энергиясына бекитилген лимиттин көлөмү 407,9 квт түзөт, ал эми анык колдонулган лимиттин көлөмү 515,95 квт түзүп, белгиленген лимиттен жыл ичинде 108,05 квт ашыкча чыгымдоолор болгон же лимиттен ашыкча 194,7 миң сомго ашыкча чыгымдоолор болгон.

2024-жылга жылуулук энергиясына бекитилген лимиттин көлөмү 407,9 квт түзөт, ал эми анык колдонулган лимиттин көлөмү 448,7 квт түзүп, белгиленген лимиттен жыл ичинде 40,8 квт ашыкча чыгымдоолор болгон же лимиттен ашыкча 244,7 миң сомго ашыкча чыгымдоолор болгон.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине коммуналдык чыгымдарды белгиленген лимиттин негизинде иш алып баруу жагы көзөмөлгө алынсын.

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоору менен курула турган Ош облустук юстиция башкармалыгынын имараты боюнча маалымат

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен Мамлекеттик жеке-өнөктөштүк — “Капитал Строй Инвест” ЖЧКсынын ортосунда Ош шаарындагы авариялык абалдагы эски имараттын ордуна жаңы имарат куруу боюнча Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк (МЖӨ) келишимине кол коюу иш-чарасы 2024-жылдын 19-мартында Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борборунун өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөрүлгөн. Аталган келишимге ылайык, жалпы аянты 829,03 чарчы метрди түзгөн эки кабаттуу эски авариялык имараттын ордуна, жалпы аянты 5 347 чарчы метрди түзгөн беш кабаттуу жаңы имарат 16 сотых жер тилкесинде курулат. Анын ичинен Ош шаардык юстиция башкармалыгына 2 442 чарчы метр (эки кабат толугу менен, цоколдук кабаттан 150 чарчы метр жана бир жарым жертөлө кабаты толугу менен) аянт бөлүнүп берилет. Ошол эле учурда жеке өнөктөшкө үч кабаттагы кеңсе жайларын пайдалануу укугу менен 47 жылдык мөөнөткө жер тилкеси берилет.

Белгилей кетүүчү жагдай, “Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине жана келишимдин шарттарына ылайык (9.1.1 пункту), салыктык текшерүүлөрдү кошпогондо, МЖӨ жөнүндө макулдашууга кол коюлгандан кийин 3 жылга чейин укук коргоочу жана текшерүүчү органдар тарабынан текшерүүлөрдү жүргүзүүгө жол берилбейт. Ушуга байланыштуу, аталган долбоорго аудит жүргүзүлгөн жок.

Күйүүчү-майлоочу каражаттардын сарпталышына аудит

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137, 2023-жылдын 11-ноябрындагы №2-Б жана 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйруктары менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетту жүргүзүү боюнча жоболордун” талаптарын сактабастан, (отун иш жүзүндөгү чыгымы боюнча эсептен чыгарылууга тийиш) министрликтин транспорт каражаттарына куюлган күйүүчү-майлоочу каражаттар иш жүзүндөгү чыгымды эске албастан негизсиз түздөн-түз эсептен чыгарылган. Мында, жол баракчалары формалдуу түзүлүп, басып өткөн километраждар, куюлган бензиндин саны, унаанын багындагы калдыктын саны, спидометрдин көрсөткүчтөрү жана кайсыл пункттан кайсыл пунктка чейин жол жүргөндүгү жөнүндө маалыматтар толтурулбайт. Аудиттелген мезгил аралыгына карата чыгышталган күйүүчү-майлоочу каражаттардын жалпы суммасы **2 138,0 миң сомду** түзөт, анын ичинен: 2022-жылы – 1062,1 миң сомго, 2023-жылы – 1075,9 миң сомго. Жол баракчаларында маалыматтар толук камтылбагандыктан, министрликтин отун боюнча реалдуу чыгымдары канча болгондугун аныктоо мүмкүн болгон жок. Бул чыгымдоолор олуттуу жана системдүү мүнөзгө ээ болгондуктан аудиттин өзгөртүлгөн пикирин билдирүүгө негиз болуп саналат.

Сунуштама

Жол баракчаларын толтурууда төмөнкү маалыматтарды камтуу милдеттүү кылынсын:

- Басып өткөн километраж (жол жүрүшүнүн башталышы жана аякталышы боюнча спидометрдин көрсөткүчтөрү);
- Куюлган күйүүчү-майлоочу каражаттардын накта саны;
- Унаанын багындагы калдыктын саны;
- Жол жүрүшүнүн так маршруту (кайсыл пункттан кайсыл пунктка чейин);
- Жүргүнчүлөрдүн аты-жөнү (эгерде болсо).

Ар бир унаа үчүн нормативдик жана факты жүзүндөгү сарптоо ортосундагы айырмачылыктарды көзөмөлдөө механизми ишке киргизилсин.

Жол баракчаларын формалдуу толтургандыгы үчүн кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Дебитордук жана кредитордук карыздарга аудит

Министрликтин борбордук аппаратынын бухгалтердик жана отчеттуулук маалыматтары боюнча дебитордук карыздар:

2022-жылдын 1-январындагы абал боюнча 252,5 миң сомду түзгөн: бюджет боюнча - 250,3 миң сом жана атайын эсеп боюнча - 2,2 миң сом.

2023-жылдын 1-январындагы абал боюнча 591,0 миң сомду түзгөн: бюджет боюнча – 73,9 миң сом жана атайын эсеп боюнча – 517,1 миң сом.

2024-жылдын 1-январындагы абал боюнча 54,8 миң сомду түзгөн: бюджет боюнча – 37,5 миң сом жана атайын эсеп боюнча – 17,3 миң сом.

2025-жылдын 1-январындагы абал боюнча 681,7 миң сомду түзгөн: бюджет боюнча – 411,3 миң сом жана атайын эсеп боюнча – 270,4 миң сом.

Министрликтин борбордук аппаратынын бухгалтердик жана отчеттуулук маалыматтары боюнча кредитордук карыздар:


2022-жылдын 1-январындагы абал боюнча 22,9 миң сомду түзгөн: атайын эсеп боюнча - 22,9 миң сом.

2023-жылдын 1-январындагы абал боюнча 2 070,0 миң сомду түзгөн: бюджет боюнча – 902,1 миң сом, атайын эсеп боюнча – 1 167,9 миң сом.

2024-жылдын 1-январындагы абал боюнча 317,2 миң сомду түзгөн: бюджет боюнча – 185,4 миң сом, атайын эсеп боюнча – 131,8 миң сом.

2025-жылдын 1-январындагы абал боюнча 616,5 миң сомду түзгөн: бюджет боюнча – 163,8 миң сом, атайын эсеп боюнча – 452,7 миң сом.

Диаграмма №2



Диаграммада көрсөтүлгөндөй, жалпы дебитордук карыздар 2022-жылга салыштырмалуу 2023-жылда 645,8 миң сомго азайса, 2024-жылдын жыйынтыгы менен кайрадан 681,7 миң сомго чейин же 12 эсеге кескин түрдө көбөйүп кеткен (Кызматкерлердин дебитордук карызы – 366,2 миң сом, коммуналдык төлөмдөр – 274,2 миң сом, эмгек акы боюнча – 39,2 миң сом, кем чыгуулар – 2,1 миң сом).

Сунуштама

Карыздарды башкаруунун маанилүүлүгү жөнүндө кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана карыздарды эсепке алуу жана башкаруу камсыз кылынсын.

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын сакталышы

2022-2024-жылдарга карата “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, мамлекеттик сатып алуулар планы түзүлгөн жана сатып алуулар бекитилген сметага ылайык жүргүзүлгөн.

Берилген маалыматка ылайык, 2022-жылы бюджеттик каражаттар боюнча 9 959,2 миң сомго 24 конкурс өткөрүлүп, жалпы 8 832,5 миң сомго келишимдер түзүлгөн. Жалпы үнөмдөлгөн сумма 1126,7 миң сомду түзгөн. Атайын каражаттар боюнча 39 636,5 миң сомго 49 конкурс өткөрүлүп, 30 905,4 миң сомго жеңүүчүлөр аныкталып, келишимдер түзүлгөн. Жалпы үнөмдөлгөн сумма – 8 731,1 миң сом. Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү программасынын алкагында 1761,9 миң сомго 14 конкурс өткөрүлүп, 1619,2 миң сомго келишимдер түзүлгөн, үнөмдөлгөн сумма – 142,7 миң сом.

2023-жылы бюджеттик каражаттар боюнча 2 813,6 миң сомго 12 конкурс өткөрүлүп, жалпы 2 483,0 миң сомго келишимдер түзүлгөн. Жалпы үнөмдөлгөн сумма 330,6 миң сомду түзөт. Атайын каражаттар боюнча 11 806,4 миң сомго 31 конкурс өткөрүлүп, 10172,0 миң сомго жеңүүчүлөр аныкталып, келишимдер түзүлгөн. Жалпы үнөмдөлгөн сумма – 1 634,4 миң сом. Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү программасынын алкагында 803,3 миң сомго 4 конкурс өткөрүлүп, 766,3 миң сомго келишимдер түзүлгөн, үнөмдөлгөн сумма – 37,0 миң сом.

2024-жылы бюджеттик каражаттар боюнча 13147,5 миң сомго 30 конкурс өткөрүлүп, жалпы 12 656,4 миң сомго келишимдер түзүлгөн. Жалпы үнөмдөлгөн сумма 491,1 миң сомду түзөт. Атайын каражаттар боюнча 15635,0 миң сомго 38 конкурс өткөрүлүп, 14 002,1 миң сомго жеңүүчүлөр аныкталып, келишимдер түзүлгөн. Жалпы үнөмдөлгөн сумма – 1 623,9 миң сом.

Жалпы 3 жыл ичинде 95 563,4 миң сомго 202 конкурс өткөрүлгөн.

Аныкталды

240905463700708 “Электрондук байкоонун бир бөлүгү катары айыпталуучулар үчүн электрондук байкоочу билериктерди, аны иштетүү үчүн программалык камсыздоону алуу” конкурсу боюнча 2024-жылдын 24-сентябрында эки пакеттик ыкмасы менен конкурс өткөрүлгөн. Сунуш берген 6 катышуучунун ичинен 3 катышуучу биринчи этапта “буюмдун үлгүсү берилген эмес, ал эми арызда көрсөтүлгөн үлгүлөр Кардардын сураган талаптарына жооп бербейт” деген жүйөө менен четке кагылып, калган 3 сунуш кийинки этапка квалификациялык жана техникалык талаптарга жооп бергендигине байланыштуу жактырылган. Андан соң, финансылык сунуштар ачылып, сунушталган баалар төмөндөгүчө болгон: “Транс Реклама” ЖЧКсы – 8 617,0 миң сом, “ВебСервис” ЖЧКсы – 7 700,0 миң сом жана “ЭвоКейДжи” ЖЧКсы - 7 770,0 миң сом. Бирок, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесинин 4-пунктун бузуу менен, финансылык сунуштар ачылгандан кийин, мурда техникалык талаптарга жооп берген “ВебСервис” ЖЧКсынын 7 700,0 миң сомдук жана “ЭвоКейДжи” ЖЧКсынын 7 770,0 миң сомдук сунуштары алардын каттарынын негизинде, четке кагылган. 2024-жылдын 25-октябрында жарыяланган Протоколдо: “Техникалык шарттарга ылайык келбегендигине байланыштуу тендерге катышуудан баш тартуу жөнүндө кат” деп жазылган. Бирок, аталган каттар “Эво КейДжи” ЖЧКсы тарабынан 2024-жылдын 25-октябрында, ал эми “Вебсервис” ЖЧКсы тарабынан 2024-жылдын 21-октябрында жазылган (каттар тиркелет). “Вебсервис” ЖЧКнын каты инфодокус системасында катталган эмес. Мындан сырткары, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесин жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 19-сентябрындагы №489 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболорун жүргүзүү тартибинин” 171-пунктун бузуу менен, Юстиция министрлиги финансылык сунуштар ачылгандан кийин мындан ары тендерге катышуудан баш тарткан фирмаларды ак ниет эмес берүүчүлөрдүн тизмесине киргизүү боюнча сунуш берген эмес жана ал

компаниялардын жоопкерчиликтен кетүүсүнө шарт түзүлгөн. Натыйжада, эң жогорку баа берген “Транс реклама” ЖЧКсы жеңүүчү деп табылып, аны менен 8 617,0 миң сомго келишим түзүлгөн. Негизсиз четке кагуунун жана “Транс реклама” ЖЧКсын негизсиз жеңүүчү деп табуунун натыйжасында бюджеттик жоготуулардын эсептелген суммасы 917,0 миң сомду түзөт.

Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2016-жылдын 18-октябрындагы № 118- чечими менен бекитилген Евразиялык экономикалык бирлигинин (ТР ЕАЭС 037/2016) “Электротехника жана радиоэлектроника буюмдарында “коркунучтуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө” Евразия экономикалык бирлигинин Техникалык регламентинин 18-пунктун бузуу менен, “Транс реклама” ЖЧКсы 8 617,0 миң сомго жеткирген TR40 электрондук браслеттеринин шайкештик декларациясы же шайкештик сертификаты жок экендигине карабастан, Юстиция министрлиги тарабынан кабыл алынып, ал электрондук браслеттер адамдарга колдонулуп жатат.

Маалымат катары: 1) Комиссиянын төрагасы - Сайфидинов Нуртилек Сайфидинович, комиссия мүчөлөрү: Керимжанов Тенгиз Асылбекович, Тилекматов Тилек Болотканович, Шералиев Чынгыз Шералиевич жана Калматов Данияр Алпайизовичтер болушкан.

2) Белгилей кетүүчү жагдай, “Транс реклама” ЖЧКсы жеткирген TR40 электрондук браслеттердин жалпы бажылык баасы 35000 АКШ долларын же 3 223,6 миң сомду түзөт.

Корутунду 1

240905463700708 “Электрондук байкоонун бир бөлүгү катары айыпталуучулар үчүн электрондук байкоочу билериктерди, аны иштетүү үчүн программалык камсыздоону алуу” конкурсу боюнча “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесинин 4-пунктун бузуу менен, финансылык сунуштар ачылгандан кийин техникалык талаптарга жооп берген “ВебСервис” ЖЧКсынын 7 700,0 миң сомдук жана “ЭвоКейДжи” ЖЧКсынын 7 770,0 миң сомдук сунуштары алардын каттарынын негизинде, четке кагылган. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесин жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 19-сентябрындагы №489 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболорун жүргүзүү тартибинин” 171-пунктун бузуу менен, Юстиция министрлиги финансылык сунуштар ачылгандан кийин мындан ары тендерге катышуудан баш тарткан фирмаларды ак ниет эмес берүүчүлөрдүн тизмесине киргизүү сунуш берген эмес жана ал компаниялардын жоопкерчиликтен кетүүсүнө шарт түзүлгөн. Натыйжада, эң жогорку баа берген “Транс реклама” ЖЧКсы жеңүүчү деп табылып, аны менен 8 617,0 миң сомго келишим түзүлгөн.

Корутунду 2

Анткен менен, “Транс Реклама” ЖЧКсы “ 7 миллион сомдон кем эмес эки окшош контракт кызмат көрсөтүү боюнча тажрыйбага ээ болуу” квалификациялык талабына жооп берген эмес. “Транс Реклама” ЖЧКсы тиркеген контракттар рекламалык материалдарды жайгаштыруу тармагында

кызмат көрсөтүүлөргө гана байланышкан жана электрондук байкоочу билериктерди жеткирүүгө эч кандай тиешеси жок. Ага карабастан, анын сунушу конкурстук комиссия тарабынан кийинки этапка негизсиз өткөрүлгөн.

“Транс реклама” ЖЧКсын негизсиз жеңүүчү деп табуунун натыйжасында бюджеттик жоготуулардын эсептелген суммасы **917,0 миң сомду** түзөт.

Корутунду 3

Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2016-жылдын 18-октябрындагы №118- чечими менен бекитилген Евразиялык экономикалык бирлигинин (ТР ЕАЭС 037/2016) “Электротехника жана радиоэлектроника буюмдарында “коркунучтуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө” Евразия экономикалык бирлигинин Техникалык регламентинин 18-пунктун бузуу менен, “Транс реклама” ЖЧКсы 8 617,0 миң сомго жеткирген TR40 электрондук браслеттеринин шайкештик декларациясы же шайкештик сертификаты жок экендигине карабастан, Юстиция министрлиги тарабынан кабыл алынып, ал электрондук браслеттер адамдарга колдонулуп жатат.

Аудит субъектисинин комментарийи:

Кыргыз Республикасында электрондук байкоо жүргүзүү бөгөт коюу чарасынын алкагында айыпталуучунун турган жерин, ошондой эле көзөмөл түрүндөгү жазаларды аткаруу алкагында соттолгондун турган жерин контролдоо жана мониторинг жүргүзүү максатында, Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократиядан арылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө” Жарлыгына, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 28-майындагы “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин иши чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомуна ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2024-жылдын 9-июлундагы №124 “Электрондук билериктерди сатып алуу жөнүндө” буйругун аткаруу максатында, мамлекеттик сатып алуулар боюнча электрондук порталда электрондук билериктерди сатып алууга ачык конкурс жарыяланган.

Мындай браслеттер биринчи жолу алып келинип, электрондук браслеттерди сатып алуу Кыргыз Республикасындагы ушул сыяктуу алгачкы долбоорлордун бири болуп саналат.

Сатып алуулардын баштапкы этаптын жыйынтыгы боюнча алты катышуучунун ичинен экинчи этапка үч компания өткөн. Сунуштарды ачуу протоколуна ылайык, алар төмөнкү суммаларды сунушташкан:

- “Транс Реклама” ЖЧКсы — 8 617 000 сом;
- “Эво КейДжи” ЖЧКсы — 7 770 000 сом;
- “ВебСервис” ЖЧКсы — 7 700 000 сом.

Комиссиянын 2024-жылдын 8-октябрындагы жыйынында эң төмөн бааларды сунуштаган “Эво КейДжи” ЖЧКсынын жана “ВебСервис” ЖЧКсынын өкүлдөрү завод-даярдоочулардын электрондук билериктерди жеткирүүдөн баш тартканына, ошондой эле алардын сапатына жана программалык камсыздоонун туура иштешине кепилдик бере албагандыгына байланыштуу конкурстун экинчи этабына андан ары катышуу мүмкүн эместигин билдиришкен.

Аталган компаниялар тиешелүү баш тартуу каттарын кошумча түрдө берерин билдиришкен. Бул маалымат комиссиянын жыйынынын протоколунда чагылдырылган. Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен жана конкурстук документацияны жетекчиликке алып, комиссия “Транс Реклама” ЖЧКсын жеңүүчү деп табуу жөнүндө чечим кабыл алган. “Эво КейДжи” ЖЧКсынан жана “ВебСервис” ЖЧКсынан баш тартуу каттары тиешелүүлүгүнө жараша 2024-жылдын 21 жана 25-октябрында берилген.

Ошону менен бирге, комиссиянын чечими катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуудан баш тартуу жөнүндө расмий түрдө катталган оозеки билдирүүлөрүнө негизделгенин баса белгилөө керек, бул процедурага ылайык келет жана жыйындын протоколунда чагылдырылган.

Мындан тышкары, Эсептөө палатасы электрондук билериктерге ылайыктуулук сертификаттарынын жоктугун белгилеген. Ошол эле учурда, жеткирүүчү тарабынан завод-даярдоочунун сертификаты берилген, ал тиркелет.

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесинин 3-пунктуна ылайык, эки пакеттүү метод квалификациялык маалыматтар жана техникалык жана сапаттык мүнөздөмөлөр контрактты натыйжалуу аткаруу үчүн негизги критерийлер болуп саналган учурларда жана баалоо белгиленген критерийлер боюнча жүргүзүлгөндө колдонулат.

Мамлекет койгон тапшырманы аткарууда товарлардын сапаттуулугу жана программалык товарлардын камсыздалышы министрлик тарабынан эске алынган.

Жогоруда белгиленген пунктту эске алуу менен, ОсОО “Транс Реклама” ЖЧКсына 1-орун берүү жөнүндө чечим комиссия тарабынан кабыл алынган.

Сунуштама

“Транс Реклама” ЖЧКсы тарабынан жеткирилген TR40 моделиндеги электрондук браслеттердин Евразиялык экономикалык бирликтин (ТР ЕАЭС 037/2016) Техникалык регламентине ылайык шайкештиги жөнүндөгү тастыктоочу документтеринин (шайкештик декларациясы же сертификаты) жок болгондугуна карабастан аны кабыл алган жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

“Электрондук байкоонун бир бөлүгү катары айыпталуучулар үчүн электрондук байкоочу билериктерди, аны иштетүү үчүн программалык камсыздоону алуу” конкурсун өткөрүүдө бир катар мыйзам бузууларга жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралсын.

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине “Электрондук байкоонун бир бөлүгү катары айыпталуучулар үчүн электрондук байкоочу билериктерди, аны иштетүү үчүн программалык камсыздоону алуу” конкурсун өткөрүүдө бир катар мыйзам бузууларга жол берилгендиги боюнча маалымат жөнөтүлсүн.

Ведомстволук мекемелерге жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыктары

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Юридикалык жардам кызматы

Аныкталды жана корутунду

Мамлекеттик сатып алуулар боюнча депозиттик эсептик счёттун каражаттарынын кирешесине жана чыгашасына, жыл башына калган калдыгы тууралуу маалыматтар бухгалтерия тарабынан аудитке берилген жок жана 2022-2024-жылдарга депозиттик эсептик счёттун эсепке алуу жана отчеттуулук боюнча бухгалтерия тарабынан иштер жүргүзүлгөн эмес. Аудит учурунда казыналык эсептин көчүрмөсүнүн маалыматын алганыбызда 2022-жылы акча каражаттарынын жүгүртүүлөрү болгон эмес, 2023-жылы 42 992 сом акча каражаты жүгүртүлүп 2023-жылдын 31-декабрына карата 954 сом калдык калган. 2024-жылы акча каражаты жүгүртүлгөн эмес 2024-жылдын 31-декабрына карата 954 сом калдык калган.

Сунуштама

2022-2024-жылдарга карата мамлекеттик сатып алуулар боюнча депозиттик эсептин каражаттарынын кирешесин жана чыгашасын бухгалтердик регистрлерде эсепке алуу калыбына келтирилсин.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2023-жылдын 18-июлундагы №58-к буйругунун негизинде Камаева Г.Ү. Ысык-Көл облусунун Каракол шаарына 2023-жылдын 20-июлунан тартып 22-июлуна чейин иш сапарына барган. 2023-жылдын 24-июлундагы №9 аванстык отчетуна ылайык Г.Ү. Камаевага иш сапары үчүн 6 500 сом акча каражаты төлөнгөн, жалпы чыгымдалган сумма 4 350 сомду түзгөн же иш сапары үчүн 2 150 сом ашыкча төлөнгөн. *Аудит учурунда 2150 сом Камаева Г.Ү. тарабынан 2025-жылдын 16-сентябрында кассага кайтарылган.*

Сунуштама

Иш сапар чыгымдары боюнча негизсиз, ашыкча төлөм жүргүзүүгө жол берген кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндөгү” Жарлыгынын 3-пунктунун 4а-пунктчасында иштин татаалдыгы, сапаты, иштин жыйынтыгы, кесиптик демилге көрсөткөндүгү жана ченемге салынбаган иштин режими үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын борбордук аппараттарынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын кызматтык маянасына 50% пайызга чейинки өлчөмдө төлөп берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Жогорудагы жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Юридикалык жардам кызматынын жетекчиси тарабынан кошумча кызматтык маяна (25%) төлөө боюнча иштин татаалдыгын, сапатын, иштин жыйынтыгын, кесипкөйлүктү көрсөткөндөрдү баалоо үчүн критерийлерди аныктабастан 2022-2024-жылдары баардык кызматкерлерге 25% өлчөмүндө 4 431,4 мин сом үстөк акы төлөнүп берилген.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндөгү” Жарлыгынын талаптары сакталсын, иштин татаалдыгын, сапатын, иштин жыйынтыгын, кесипкөйлүктү көрсөткөндөрдү баалоо үчүн критерийлер аныкталсын.

Аныкталды жана корутунду

2024-жылдын декабрь айында башкы бухгалтер Сүйналиева Ф.А. тарабынан айлык маянага болгон туура эмес эсептөөлөрү 21,0 миң сомго аныкталды, анын ичинен:

- Нарын, Ысык-Көл регионалдык башкармалыгынын жетектөөчү адиси Б. Абдылдаевге 2024-жылдын декабрь айында 12,0 мин сом айлык маянасы негизсиз төлөнүп бүгүнкү күнгө чейин бюджетке кайтарылган эмес.

- Ош, Баткен, Жалал-Абад регионалдык башкармалыгынын жетектөөчү адиси Ж. Өмүрзаковго 2024-жылдын декабрь айында негизсиз төлөнгөн айлык

маянасы 9,0 мин сом акча каражаты 2025-жылдын июнь айында айлык маянасынан кармалып ордуна коюлган.

Сунуштама

2024-жылдын декабрь айында жетектөөчү адис Б. Абдылдаевге негизсиз төлөнгөн 12,0 мин сом акча каражаты бюджетке кайтарылсын жана мындан ары негизсиз төлөмдөрдү төлөөгө жол берилбесин.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Юридикалык жардам кызматы тарабынан “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 4 жана 1-пункттарынын талаптарын аткарбастан, веб-портал аркылуу жана базар баасына мониторинг жүргүзбөстөн 2022-2024-жылдары жалпы 2 443,6 миң сомго 20 жолу мамлекеттик сатып алуулар жүргүзүлгөн.

Сунуштама

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 4 жана 1-пункттарынын талаптарына ылайык, веб-портал аркылуу мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү, базар баасына мониторинг жүргүзүү жана катачылыктарды болтурбоо жагы көзөмөлгө алынсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Юридикалык жардам кызматы тарабынан “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 12-пунктунун талаптарына ылайык, келишимди аткаруунун кепилдигин камсыздоо төлөмүн төлөбөстөн мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүшкөн, 2022-2024-жылдары мыйзам бузуулар жолу менен жалпысы 1 561,9 миң сомго 22 жолу сатып алуулар жүргүзүлгөн.

Сунуштама

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 12-пунктунун талаптарына ылайык, веб-портал аркылуу мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү, базар баасына мониторинг жүргүзүү жана катачылыктарды болтурбоо жагы көзөмөлгө алынсын.

Аныкталды жана корутунду

“Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137, 2023-жылдын 11-ноябрындагы №2-Б жана 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйруктары менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жоболорунун” талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Юридикалык жардам кызматынын жетекчилиги тарабынан 2023-2024-жылдарга материалдык баалуулуктарын түгөлдөө боюнча инвентаризация жүргүзүү үчүн комиссия түзүлбөй тийиштүү иш талаптары аткарылган эмес.

Сунуштама

“Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” жобонун талаптары аткарылсын жана комиссия түзүлүп инвентаризация жүргүзүлсүн.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институту

Аныкталды жана корутунду

Мамлекеттик сатып алуулар боюнча депозиттик эсептик сөттүн каражаттарынын кирешесине жана чыгашасына, жыл башына калган калдыгы тууралуу маалыматтар бухгалтерия тарабынан аудитке берилген жок жана 2022-2024-жылдарга депозиттик эсептик сөттүн эсепке алуу жана отчеттуулук боюнча бухгалтерия тарабынан иштер жүргүзүлгөн эмес.

Сунуштама

2022-2024-жылдарга карата мамлекеттик сатып алуулар боюнча депозиттик эсептин каражаттарынын кирешесин жана чыгашасын бухгалтердик регистрлерде эсепке алуу калыбына келтирилсин.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндөгү” Жарлыгынын 3-пунктунун 4а-пунктчасында иштин татаалдыгы, сапаты, иштин жыйынтыгы, кесиптик демилге көрсөткөндүгү жана ченемге салынбаган иштин режими үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын борбордук аппараттарынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын кызматтык маянасына 50% пайызга чейинки өлчөмдө төлөп берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Жогорудагы жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институтунун жетекчиси тарабынан кошумча кызматтык маяна (25%) төлөө боюнча иштин татаалдыгын, сапатын, иштин жыйынтыгын, кесипкөйлүктү көрсөткөндөрдү баалоо үчүн критерийлерди аныктабастан 2022-2024-жылдары баардык кызматкерлерге 2 173,1 миң сом үстөк акы төлөнүп берилген.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндөгү” Жарлыгынын талаптары сакталсын, иштин татаалдыгын, сапатын, иштин жыйынтыгын, кесипкөйлүктү көрсөткөндөрдү баалоо үчүн критерийлер аныкталсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институту тарабынан “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин

12-пунктунун талаптарына ылайык, келишимди аткаруунун кепилдигин камсыздоо төлөмүн төлөбөстөн мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүшкөн, 2022-2024-жылдары мыйзам бузуулар жолу менен жалпы 499,3 миң сомго 7 жолу сатып алуулар жүргүзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук өкүлчүлүк борбору

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-б “Мамлекеттик башкаруу секторундагы уюмдар тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” жобонун 7-главасынын 2-параграфынын 284-пунктун бузуу менен, кассага келип түшкөн накталай акча каражаттары Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Соттук өкүлчүлүк борборунун алыш-бериш эсебине белгиленген 5 жумушчу күндүн ичинде киргизилген эмес.

Сунуштама

2023-2027-жылдарга Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептөөлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча мамлекеттик программага ылайык, накталай эмес эсептешүүгө өтүү боюнча чаралар көрүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-б “Мамлекеттик башкаруу секторундагы уюмдар тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” жобону бузуу менен, финансы маселелери боюнча адиске материалдык бухгалтердин, кассирдин, сатып алуулар боюнча адистин жана башкы бухгалтердин функцияларын аткаруу жүктөлгөн, милдеттерди чектөөнүн жоктугу кызыкчылыктардын кагылышуусуна жана финансылык операцияларды ачык-айкын жүргүзүлбөшүнө алып келет.

Сунуштама

Бухгалтердик эсеп боюнча адис кызматын киргизүүнү карап чыгып, Борбордун штаттык жүгүртмөсүн жөнгө салуучу ченемдик актыга өзгөртүү киргизүү маселеси каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Депозиттик эсептин жоктугу, келишимди аткаруунун камсыздоонун формасын тандоодо Борбордун мүмкүнчүлүгүн чектейт жана банктын аспаптарга көз карандылыкты пайда кылат, бул болсо, финансылык тескөөнүн ийкемдүүлүгүнө жана административдик чыгымдардын көбөйүшүнө таасирин тийгизет.

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын бузуу менен, подрядчы “Алимус Курулуш” ЖЧКсы тарабынан банктык кепилдик берилген эмес жана келишимди аткаруунун камсыздоо суммасы (келишим суммасынан 1%) төлөнгөн эмес. Бул болсо, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына карама-каршы келет.

Мындан сырткары, Борбор тарабынан келишим суммасынан 100% өлчөмүндө 1050,0 миң сом аванстык төлөм жүргүзүлгөн. Бул болсо, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” жобонун 312-пунктуна туура келбейт, ага ылайык, аванстык төлөмдүн өлчөмү 20%дан ашырылбашы керек.

Сунуштама

Борбор үчүн депозиттик эсепти ачуу же колдонуудагы мыйзамдын алкагында келишимдерди аткарууну камсыздоонун альтернативдүү механизмдерин аныктоо мүмкүнчүлүгү каралсын.

Банктык кепилдикти алууну же келишимди аткаруунун камсыздоо суммасын чегерүүнү камтуу менен, келишимдерди түзүүдө “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптары так сакталсын.

Келишимдерди түзүүдө жана аткарууда, колдонуудагы ченемдик актылар менен белгиленген чекте гана аванстык төлөмдөр каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин 2024-жылдын 20-августундагы №917-б буйругун бузуу менен, кыймылсыз мүлктү баалоо жана баланска кириштөө жүргүзүлгөн эмес, 1600 чарчы метр жер участкасындагы Бишкек шаары, Ленин району, Ынтымак жаңы конушу, Азия көчөсү, 60 дареги боюнча жайгашкан жалпы аянты 585,7 чарчы метр эки кабат имаратты, ошондой эле Бишкек шаары, Ленин району, Ынтымак жаңы конушу, Азия көчөсү, 62 дареги боюнча жайгашкан, идентификациялык коду 1-0-14-0060-2730, 800 чарчы метр аянттагы жер участогун ыкчам башкаруу укугуна кайрадан каттоо жүргүзүлгөн эмес.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин 2024-жылдын 20-августундагы № 917-б буйругунун төмөндөгү бөлүктөрүн аткаруу боюнча чаралар көрүлсүн:

- 1600 чарчы метр жер участкасындагы Бишкек шаары, Ленин району, Ынтымак жаңы конушу, Азия көчөсү, 60 дареги боюнча жайгашкан жалпы аянты 585,7 чарчы метр эки кабат имаратты, ошондой эле Бишкек шаары, Ленин району, Ынтымак жаңы конушу, Азия көчөсү, 62 дареги боюнча жайгашкан, идентификациялык коду 1-0-14-0060-2730, 800 чарчы метр аянттагы жер участогун кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органда кайрадан каттоону жүргүзүү;

- 2024-жылдын 10-сентябрындагы №1002 Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына ылайык ыкчам башкарууга кабыл алынган кыймылсыз мүлктү баалоону жана баланска кириштөөнү жүргүзүү боюнча.

Эл аралык юридикалык кызмат көрсөтүүлөр

Аныкталды жана корутунду

Аудиттин жүрүшүндө чет өлкөдө басма жана транспорттук кызматтарга жалпы 1 150 АКШ долларындагы чыгымдар боюнча Willkie Farr & Gallagher LLP эл аралык юридикалык компаниясынын юристтери: Алехина С. Н. жана Баяндина Д. С., тарабынан тастыктоочу документтер берилген эмес, бул болсо, операция жүргүзүлгөн күнгө карата КРУБдун курсу боюнча 102,9 миң сомду түзгөн.

2023-жылдын 6-ноябрындагы №126895.00009 эсеп боюнча 1 081 АКШ доллары суммасында (курс боюнча 89,32 сом — 96 554 сом);

2023-жылдын 30-июнундагы №126895.00009 эсеп боюнча 73 АКШ доллары суммасында (курс боюнча 87,22 сом — 6 367 сом).

Тастыктоочу документтердин жоктугу чыгымдардын факты жүзүндө жүргүзүлгөндүгүн тастыктоого мүмкүндүк бербейт жана бухгалтердик эсепти жүргүзүү жана чарбалык операцияларды документ менен тастыктоо талаптарын бузуу болуп эсептелет.

Сунуштама

Эл аралык практиканы (анын ичинен, чек системасы колдонулбаган Европалык Кеңештин өлкөлөрүндө колдонулган) эске алуу менен, чет өлкөдө жүргүзүлгөн чыгымдар боюнча тастыктоочу документтерге карата талаптар киргизилсин, ошондой эле келишимдерди түзүүгө кызмат көрсөтүүлөр башталганга чейин, тараптар ортосундагы чет өлкөдөгү чыгымдар боюнча отчеттун формасын алдын ала макулдашуу максатында, юридикалык консультанттар менен түшүндүрүү иштери уюштурулсун.

Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаменти

Аныкталды жана корутунду

Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаментинин жетекчилиги 2022-2024-жылдар үчүн эмгектик милдеттенмелерин аткаргандыгы үчүн кызматкерлерге дем берүү өлчөмүн жана түрлөрүн эске алуу менен, ошондой эле каралбаган төлөмдөрдү болтурбоо үчүн ал милдеттенмелерди бузгандыгы үчүн каражаттарды кармап калууну эске алуу менен каражаттарды пайдалануу Пробация департаментинин кызматкерлерине дем берүү жөнүндө ички жобону иштеп чыккан эмес жана бекиткен эмес.

Сунуштама

Жетекчилик эмгектик милдеттенмелерин аткаргандыгы үчүн кызматкерлерге дем берүү өлчөмдөрүн жана түрлөрүн аныктоо, ошондой эле каралбаган төлөмдөрдү болтурбоо үчүн ал милдеттенмелерди бузгандыгы үчүн каражаттарды кармап калууну эске алуу менен Кызматкерлерди колдоо жана материалдык жактан дем берүү фонду жөнүндө жобого шайкеш келүүсү камсыздалсын.

Аныкталды жана корутунду

Аудит жүргүзүлгөн 2022–2024-жылдар мезгил аралыгында штаттык бирдиктердин толук болбошунан улам эмгек акы фонду боюнча үнөмдөө тенденциясы туруктуу мүнөзгө ээ болгон. Ваканттык кызмат орундардын болушу натыйжасында жалпы суммасы 10 814,9 миң сом (2022ж.- 3821,7 миң

сом, 2023ж.-2170,9 миң сом, 2024ж. - 4822,3 миң сом) өлчөмүндөгү каражат өздөштүрүлбөй калган. Бул жагдай кадрдык саясатты оптималдаштыруу, жумуш орундарын тартымдуу кылуу жана штаттык расписаниени өз убагында толуктоо боюнча чараларды көрүү зарылдыгын көрсөтөт, бул өз кезегинде бюджеттик каражаттарды натыйжалуу пайдаланууга өбөлгө түзөт.

Сунуштама

Реалдуу керектөөлөрдү жана кадр жагынан камсыздоо деңгээлин эске алуу менен штаттык ырааттамага оңдоо киргизүү мүмкүнчүлүгү каралсын.

Аныкталды жана корутунду

КР Юстиция министрлигинин Пробация департаментинин жумушчу тобу тарабынан Мамлекеттик социалдык заказ (МСЗ) программасын иштеп чыгуунун мыйзамда белгиленген мөөнөттөрү бузулган (буйрук боюнча 2022-жылдын 15-октябрына чейин аткарылышы керек болчу, бирок иш жүзүндө бекитүү 2024-жылдын 28-июнунда гана болгон), бул социалдык заказды ишке ашыруунун кечендешине алып келген. Натыйжада 2024-жылы социалдык долбоорлорду каржылоого бөлүнгөн 6,0 млн сом өлчөмүндө бюджеттик каражаттар өз багыты боюнча пайдаланылбай, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин башка органынын пайдасына кайра бөлүштүрүлгөн, бул бюджеттик каражаттарды максаттуу жана өз убагында пайдалануу боюнча “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин талаптарын бузгандык болуп саналат.

Сунуштама

Мамлекеттик социалдык заказ иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу мөөнөттөрүн сактабагандыгы үчүн жумушчу топтун мүчөлөрүнүн тартиптик жоопкерчилиги жөнүндө маселе каралсын.

Потенциалдуу катышуучулар үчүн талаптарды жөнөкөйлөтүүнү, маалыматтык жактан камтууну, кеңейтүүнү жана консультациялык колдоо көрсөтүүнү эске алуу менен конкурстарды өткөрүү механизми кайра каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Министрликтин алдындагы Пробация департаментинин алкагында күйүүчү-майлоочу майларды (КММ) эсептен чыгаруу 2020-жылдын 4-февралындагы №4 буйруктун негизинде жүзөгө ашырылган, анда күйүүчү майды чыгымдоо ченеми ар кайсы бөлүм үчүн өзүнчө аныкталган: ААБ жана райондук пробация органдары үчүн 240 литр жана шаардык пробация органдары үчүн 150 литр көлөмдө аныкталган. Бирок бул чыгымдоо ченемдери “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорттун пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги №240 токтомунда белгиленген актуалдуу талаптарга ылайык келбейт, токтомдо мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн күйүүчү майдын чыгымдалышынын лимити айына 300 литр көлөмүндө (иш сапарлардын чыгымдарын эске алуу менен) бекитилген. Мындан тышкары, жеке

менчик жеңил автомобилдерди пайдалангандык үчүн компенсация “Менчик жеңил автомобилдерди кызматтык сапарларга пайдалангандык үчүн компенсациянын нормалары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 18-сентябрындагы №672 токтому менен бекитилген ченемдерге ылайык жүргүзүлүүгө тийиш, КММди эсептен чыгаруу процессинде бул эске алынган эмес.

“Менчик жеңил автомобилдерди кызматтык сапарларга пайдалангандык үчүн компенсациянын нормалары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 18-сентябрындагы №672 токтомунун негизинде, эсеп боюнча 2598,1 миң сом суммасында КММ каралган ченемдерден ашыкча эсептен чыгарылган.

Сунуштама

Департаменттин жетекчилиги күйүүчү-майлоочу майларды эсептен чыгарууну жана жеке менчик жеңил автомобилдерди пайдалангандыгы үчүн компенсацияларды колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортун пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги №240 жана “Менчик жеңил автомобилдерди кызматтык сапарларга пайдалангандык үчүн компенсациянын нормалары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 18-сентябрындагы №672 токтомунда белгиленген ченемдерин сактоо менен камсыз кылсын.

“Менчик жеңил автомобилдерди кызматтык сапарларга пайдалангандык үчүн компенсациянын нормалары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 18-сентябрындагы №672 токтомунун 1-бөлүгүнө азыркы кездеги инфляцияны эске алуу менен 100 км жүрүүгө компенсация ченемдери боюнча өзгөртүү киргизилсин.

Ош Юстиция башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду

“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин талаптары сакталбастан, Ош юстиция башкармалыгынын 5 пенсионер-кызматкерлеринин айлык маянасынан 2022-2024-жылдары 8 пайыз камсыздандыруу төгүмдөрүнүн ордуна 10 пайыз өлчөмүндө кармалгандыктан, жыйынтыгында жалпы **42,6 миң** сом камсыздандыруу төгүмдөрү ашыкча кармалган. Ордуна коюлган жок.

Сунуштама

“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин талаптарын бузуу менен негизсиз кармоолорго жол берген тийиштүү кызматкерлерге карата чаралар көрүлсүн.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнө ашыкча эсептелип кармалган **42,6 миң** сом тийиштүү кызматкерлерге кайтарылсын.

Аныкталды жана корутунду

“Кара-Кулжа мамлекеттик нотариалдык конторасынын имаратын учурдагы оңдоо” объектиси боюнча “Нур-Эл строй ЛТД” ЖЧКсы тарабынан **59,7 миң сомдук** жумуштар аткарылган эмес, бирок кабыл алуу актыларына киргизилип, төлөмгө кабыл алынган, ордуна коюлган жок.

“Өзгөн районунун мамлекеттик нотариалдык конторасынын имаратын учурдагы оңдоо” объектиси боюнча “Нур Глобал” ЖЧКсы тарабынан **28,2 миң сомдук** курулуш-куроо иштеринин наркын жана/же көлөмүн жогорулатуу аныкталды. Тактап айтканда, 28,2 миң сомдук аткарылбаган иштер кабыл алуу актыларына кошуп жазылып, төлөмдөр жүргүзүлгөн, ордуна коюлган жок.

“Ноокат районунун мамлекеттик нотариалдык конторасынын имаратын учурдагы оңдоо” объектиси боюнча “Ак-Жол строй Нур” ЖЧКсы тарабынан **53,2 миң сомдук** курулуш-куроо иштеринин наркын жана/же көлөмүн жогорулатуу аныкталды. Тактап айтканда, аткарылган иштердин баасы конкурстук баадан 53,2 миң сом ашыкча коюлуп калган, ордуна коюлган жок.

“Алай мамлекеттик нотариалдык конторасынын имаратын учурдагы оңдоо” объектиси боюнча “Ак-Жол строй Нур” ЖЧКсы тарабынан **45,5 миң сомдук** жумуштар аткарылган эмес, бирок кабыл алуу актыларына киргизилип, төлөмгө кабыл алынган, ордуна коюлган жок.

Сунуштама

“Кара-Кулжа мамлекеттик нотариалдык конторасынын имаратын учурдагы оңдоо” объектисинде аныкталган **59,7 миң сомдук** курулуш-куроо иштеринин наркын жана/же көлөмүн жогорулатуулар “Нур-Эл строй ЛТД” ЖЧКсы тарабынан бюджетке кайтарылсын.

“Өзгөн районунун мамлекеттик нотариалдык конторасынын имаратын учурдагы оңдоо” объектисинде аныкталган **28,2 миң сомдук** кошуп жазуулар подрядчы “Нур Глобал” ЖЧКсы тарабынан бюджетке кайтарылсын.

“Ноокат районунун мамлекеттик нотариалдык конторасынын имаратын учурдагы оңдоо” объектисинде иштин баасынын суммасы ашыкча коюлуп калган **53,2 миң сом** “Ак-Жол строй Нур” ЖЧКсы тарабынан бюджетке кайтарылсын.

“Алай мамлекеттик нотариалдык конторасынын имаратын учурдагы оңдоо” объектисинде аныкталган **45,5 миң сомдук** курулуш-куроо иштеринин наркын жана/же көлөмүн жогорулатуулар “Ак-Жол строй Нур” ЖЧКсы тарабынан бюджетке кайтарылсын.

Жалал-Абад областынын юстиция башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду

Жалал-Абад областынын юстиция башкармалыгы 2022-жылдын 15-августунда мамлекеттик сатып алуулар электрондук порталына 220815343518784 номери аркылуу бир лот менен “Тогуз-Торо жана Базар-Коргон райондорунун мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин имаратын кезектеги оңдоо иштери” үчүн табыштама жарыялаган, суммасы 643,5 миң сомду түзгөн. Аталган табыштамага 2 ЖЧКдан сунуштар түшкөн, алар:

“Строительная фирма “Авангард стиль” ЖЧКсы 247,1 миң сомго жана “ШАНС АСТ” ЖЧКсы 635,7 миң сом.

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 26-пунктунун талаптары сакталбастан, “Тогуз-Торо жана Базар-Коргон райондорунун мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин имаратын кезектеги оңдоо иштери” боюнча сатып алуу бөлүнбөгөн предмет катары бир лоттон тургандыгына карабастан, “Строительная фирма “Авангард стиль” ЖЧКсынын жалпы 247,1 миң сомдук конкурстук табыштамасын сатып алуучу уюмдун сатып алуу боюнча комиссиясы тарабынан жеңүүчү деп табышкан, анын ичинде: 242,1 миң сомдук (сметанын негизинде) “Базар-Коргон районунун мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин имаратын оңдоо иши” жана 5,0 миң сомдук эч бир так көрсөтүлбөгөн курулуш кызматы”.

Ошондой эле, “Строительная фирма “Авангард стиль” ЖЧКсы аткарган иштери боюнча 247,1 миң сомго кабыл алуу актысын тапшырган жана Жалал-Абад областынын юстиция башкармалыгы тарабынан кабыл алынып, подрядчыга 247,1 миң сом которулуп берилген. Бирок, аудит учурунда мамлекеттик сатып алуулар электрондук порталына тиркелген смета менен иш жүзүндө аткарылган жумуштардын бааларын салыштырганда, аткарылган иштин көлөмү **5,0 миң сомго** жогорулатылгандыгы аныкталган.

Сунуштама

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 26-пунктунун талаптары сакталбагандыктан сатып алуучу уюмдун сатып алуу боюнча комиссиясынын жоопкерчилиги каралсын.

Жалал-Абад областынын юстиция башкармалыгында аныкталган **5,0 миң сомдук** курулуш-куроо иштеринин наркын жана/же көлөмүн жогорулатуулар “Строительная фирма “Авангард стиль” ЖЧКсы тарабынан бюджетке кайтарылсын.

Баткен областынын юстиция башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду

Баткен областынын юстиция башкармалыгынын мамлекеттик нотариалдык контораларынын мамлекеттик нотариустары жасаган аракеттердин саны жөнүндө отчету менен атайын эсепке түшкөн каражаттарга эсептерди салыштырууда жалпысынан **17,4 миң сомдук** (анын ичинен 2023-жылы 12,8 миң сом жана 2024-жылы 4,6 миң сом) каражаттар мамлекеттик алымдар болуп, иш жүзүндө мамлекеттик бюджеттин киреше булагына түшпөстөн, аталган каражаттар башкармалыктын атайын эсебине түшкөндүгү аныкталды. *2025-жылдын 17-сентябрындагы №299 төлөө тапшырмасы менен башкармалыктын атайын эсебинен, мамлекеттик бюджеттин кирешесине аталган 17,4 миң сом которулуп ордуна коюлду.*

Сунуштама

Баткен областынын юстиция башкармалыгынын мамлекеттик нотариалдык контораларынын мамлекеттик нотариустары жасаган аракеттердин саны жөнүндө отчету менен атайын эсепке түшкөн каражаттарга эсеп бөлүмү

менен ай сайын эсептерди салыштыруу жүргүзүлүп, атайын эсепке түшкөн каражаттарга көзөмөл күчөтүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

Баткен областынын юстиция башкармалыгы тарабынан 2024-жылдын 22-октябрында “Компьютердик жабдууларды жана картридждерди ондоо жана тейлөө үчүн” 29,0 миң сомго мамлекеттик сатып алуулар порталына 241022473898420 сандуу табыштама жарыялаган. Комиссия тарабынан жогоруда аталган сатып алууга ЖИ “Дыйканов Белек Бакасовичти” 23,4 миң сомго берген табыштамасын жеңүүчү деп аныктаган. Комиссия тарабынан берүүчүлөрдүн сунуштарын баалоо учурунда “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 26-беренесинин 5-пунктунун 3-пунктчасынын аткарылышын колдонбой, ЖИ “Дыйканов Белек Бакасовичти” жеңүүчү деп тааныган. Тактап айтканда, салыктык төлөмдөр боюнча карыздын жоктугу жөнүндө маалыматында карыз деп турганына карабай, ошондой эле берүүчүдө салык төгүмдөрү боюнча 10 эсептик көрсөткүчкө барабар же андан жогору карызы боюнча маалыматты тактабай туруп жеңүүчү деп тааныган.

Сунуштама

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 26-беренесинин 5-пунктунун 3-пунктчасынын талаптарын бузууга жол берген жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Баткен областынын юстиция башкармалыгы тарабынан 2022-жылдын 30-августунда “Лейлек райондук мамлекеттик нотариалдык кеңсесине косметикалык ремонт жүргүзүү” үчүн 1135,4 миң сомго мамлекеттик сатып алуулар порталына 220830345477217 сандуу табыштама жарыялаган. 2022-жылдын 12-сентябрында комиссия тарабынан жогоруда аталган сатып алууга “Сапат Строй Курулуш” ЖЧКсын – 1041,2 миң сомго берген табыштамасы боюнча жеңүүчү деп аныктаган. Бирок, 961,7 миң сом (салыштырмалуу төмөнкү баа) сунуштаган “Снайпер-ЛЮКС” ЖЧКсынын берген табыштамасын *“лоттун суммасынан кем эмес суммага окшош келишимдерди түзүү тажрыйбасы жок”*, - деген тыянак менен сатып алуулардан негизсиз четтеткен. Анткени “Снайпер-ЛЮКС” ЖЧКсы тарабынан мамлекеттик сатып алуулар электрондук порталына тиркелген документтеринде жалпысынан 3432,7 миң сомго келишимдер тиркелгендиги аныкталды. Жыйынтыгында ортодогу сунушталган айырмадан **79,4 миң сомго** мамлекеттик бюджетке ашыкча чыгым келтирилген келишим түзүлгөн. Ордуна коюлган жок.

Сунуштама

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 26-беренесинин талаптарын бузууга жол берген жана **79,4 миң сом** суммасындагы мамлекеттик бюджетке ашыкча чыгым келтирген жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

“Кадамжай мамлекеттик нотариалдык конторасынын имаратын учурдагы

ондоо” объектиси боюнча “АКА” ЖЧКсы тарабынан **18,8 миң сомдук** курулуш-куроо иштеринин наркын жана/же көлөмүн жогорулатуу аныкталды. Тактап айтканда, 18,8 миң сомдук аткарылган иштин баасынын суммасы ашыкча коюлуп калган. Ордуна коюлган жок.

Сунуштама

“Кадамжай мамлекеттик нотариалдык конторасынын имаратын учурдагы ондоо” объектисинде иштин баасынын суммасы ашыкча коюлуп калган **18,8 миң сом** “АКА” ЖЧКсы тарабынан бюджетке кайтарылсын.

Пробация департаментинин Ош жана Баткен областтары боюнча аймак аралык башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жарлыгынын 6-пунктунун талаптары сакталбастан, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаментинин Ош жана Баткен областтары боюнча аймак аралык башкармалыгында келишимдин негизинде, жеке автоунааларына күйүүчү-майлоочу май берилген кызматкерлерге айына 2,0 миң сом өлчөмүндө транспорттук чыгымдарга компенсациялык төлөмдөр берилгендиги аныкталды. Аудит мезгил аралыгында жалпысынан кызматкерлерге транспорттук чыгымдар үчүн 653,9 миң сом (2022-жылы 143,0 миң сом, 2023-жылы 219,3 миң сом жана 2024-жылы 291,6 миң сом) негизсиз эсептелип, анын ичинде киреше салыгына 65,4 миң сом чегерилген жана **588,5 миң сом** кызматкерлерге төлөнүп берилген.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жарлыгынын 6-пунктунун талаптарын бузуу менен ири өлчөмдөгү бюджеттик жоготууларга жол берген жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Кызматкерлерге транспорттук чыгымдар үчүн негизсиз төлөнгөн **588,5 миң сомду** бюджетке кайтаруу маселеси каралсын.

Пробация департаментинин Жалал-Абад областы боюнча башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жарлыгынын 6-пунктунун талаптары сакталбастан, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаментинин Жалал-Абад областы боюнча башкармалыгында келишимдин негизинде, жеке автоунааларына күйүүчү-майлоочу май берилген кызматкерлерге айына 2,0 миң сом өлчөмүндө транспорттук чыгымдарга компенсациялык төлөмдөр эсептелинген. Аудит камтыган мезгил аралыгында жалпысынан кызматкерлерге

транспорттук чыгымдар үчүн 371,9 миң сом (2023-жылы 122,1 миң сом жана 2024-жылы 249,8 миң сом) негизсиз эсептелип, анын ичинде киреше салыгына 37,2 миң сом чегерилген жана **334,7 миң сом** кызматкерлерге төлөнүп берилген.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жарлыгынын 6-пунктунун талаптарын бузуу менен ири өлчөмдөгү бюджеттик жоготууларга жол берген жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Кызматкерлерге транспорттук чыгымдар үчүн негизсиз төлөнгөн **334,7 миң сомду** бюджетке кайтаруу маселеси каралсын.

Ысык-Көл областынын юстиция башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду

Аудитте нотариустар тарабынан аткарылган нотариалдык иш-аракеттери (отчеттук маалыматтар) үчүн өндүрүлгөн мамлекеттик алымдын суммаларынын жана банктук маалыматтардын (бюджетке келип түшкөн) ортосунда айырмачылыктар аныкталган, айырмачылыктардын келип чыгышы нотариустардын түшүнүктөрүнө ылайык төмөнкүдөй болгон, анын ичинен:

-*Түп райондук* нотариалдык кеңсесинин отчету боюнча 2022-жылы 1239,7 миң сом алым алынса, банктын маалыматы боюнча 1251,1 миң сом түшкөн, айырма 11,4 миң сомго отчеттогу суммадан көп болгон. 2023-жылы отчет боюнча 1305,1 миң сом алым алынса, банктын маалыматында 1323,3 миң сом түшкөн, айырма 18,2 миң сомго отчеттогу суммадан көп болгон. 2024-жылы отчет боюнча 1753,4 миң сом алым алынса, банктын маалыматында 1757,1 миң сом түшкөн, айырма 3,7 миң сомго отчеттогу суммадан көп болгон, себеби кардарлар банкка мамлекеттик алымдарды ашыгы менен төлөшкөн;

-*Ысык-Көл райондук* нотариалдык кеңсесинин отчету боюнча 2023-жылы отчет боюнча 1740,3 миң сом алым алынса, банктын маалыматы боюнча 1720,7 миң сом түшкөн, айырма 19,6 миң сомго отчеттогу суммадан аз болгон, себеби, Ысык-Көл районунун мамлекеттик нотариусу башка райондорго кызматтык иш сапарлар менен барган учурда кыймылдар өздөрүнүн отчетторунда чагылдырышат, ал эми, мамлекеттик алымдар ошол райондордо жайгашкан банктарга төлөнөт. 2024-жылы отчет боюнча 1540,7 миң сом алым алынса, банктын маалыматында 1542,4 миң сом түшкөн, айырма 1,7 миң сомго отчеттогу суммадан көп болгон, себеби, кээ бир кардарлар мамлекеттик алымдарды ашыгы менен төлөшкөн;

-*Ак-Суу райондук* нотариалдык кеңсесинин отчету боюнча 2022-жылы 1391,6 миң сом алым алынса, банктын маалыматы боюнча 1403,2 миң сом түшкөн, айырма 11,6 миң сомго көп түшкөн. 2023-жылы отчет боюнча 1529,0 миң сом алым алынса, банктын маалыматында 1546,8 миң сом түшкөн, айырма 17,8 миң сомго көп түшкөн. Себеби, кээ бир кардарлар мамлекеттик алымдарды төлөгөндөн кийин нотариалдык кеңсеге келбей калышкан. 2024-жылы отчет боюнча 2005,7 миң сом алым алынса, банктын маалыматында 2002,0 миң сом түшкөн, айырма 3,7 миң сомго аз түшкөн, себеби, иш сапар менен Каракол

шаарына барганда кыймылдар өздүк отчетунда чагылдырылган, ал эми, төлөмдөр Каракол шаарында жайгашкан банктарга төлөнгөн;

-*Тоң райондук* нотариалдык кеңсесинин отчету боюнча 2022-жылы 850,7 миң сом алым алынса, банктын маалыматы боюнча 928,7 миң сом түшкөн, айырма 78,0 миң сомго банкка көп түшкөн. 2023-жылы отчет боюнча 958,4 миң сом алым алынса, банктын маалыматында 983,3 миң сом түшкөн, айырма 24,9 миң сомго банкка көп түшкөн. 2024-жылы отчет боюнча 662,1 миң сом алым алынса, банктын маалыматында 1106,2 миң сом түшкөн, айырма 444,1 миң сомго банкка көп түшкөн. Нотариус Усен к. Э. берген түшүндүрмөсүндө 2022-2024-жылдар аралыгындагы дал келбестер форма А-14 отчету боюнча мурда иштеген жана Тоң районуна иш сапар менен барган нотариустар отчетторду түзүүдө техникалык каталарды кетиришкен;

-*Каракол шаардык* нотариалдык кеңсесинин отчету боюнча 2022-жылы 2155,4 миң сом алым алынса, банктын маалыматы боюнча 2155,2 миң сом түшкөн, айырмасы 0,2 миң сомго банкка аз түшкөн. 2024-жылы отчет боюнча 2074,7 миң сом алым алынса, банктын маалыматында 2084,7 миң сом түшкөн, айырмасы 10,0 миң сомго банкка көп түшкөн, себеби, кээ бир кардарлар мамлекеттик алымдарды ашыгы менен төлөшкөн;

- *Балыкчы шаардык* нотариалдык кеңсесинин отчету боюнча 2023-жылы 726,9 миң сом алым алынса, банктын маалыматы боюнча 794,5 миң сом түшкөн, айырма 67,6 миң сомго банкка көп түшкөн. Түшүнүк катка ылайык, нотариус М.Туратбекова жумушка 2023-жылдын июнь айында дайындалгандыктан, айырмачылыктар эмнеден келип чыкканын түшүндүрө алган жок.

Сунуштама

Мамлекеттик нотариустар тарабынан өндүрүлгөн мамлекеттик алымдын суммаларынын (отчеттук маалымат) жана банктык маалыматтардын (бюджетке келип түшкөн) ортосунда айырмачылыктарга жол бербөө максатында бюджетке түшкөн салыктык эмес кирешелерди башкаруу жана эсепке алуу үчүн, мамлекеттик салык кызматынын тажрыйбасын жана принциптерин негизге алган жаңы санарип программалык комплекс (АИС) иштелип чыксын.

Пробация департаментинин Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймак аралык башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду

Аудит мезгилинде кызматкерлер менен, менчик жеңил автотранспорттук каражаттарды кызматтык сапарларга пайдалануу боюнча келишим түзүлүп, келишимдердин негизинде күйүүчү-майлоочу майлар (мындан ары КММ) менен камсыздалган, ошону менен бирге, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жарлыгынын 6-пунктунун 1-пунктчасынын талаптарын бузуу менен, аудит камтыган мезгил аралыгында, аталган кызматкерлерге айына 2,0 миң сом көлөмүндө транспорттук чыгымдар үчүн жалпы суммасы **526,9 миң сом** негизсиз төлөнгөн.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жарлыгынын 6-пунктунун талаптарын бузуу менен ири өлчөмдөгү бюджеттик жоготууларга жол берген жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Кызматкерлерге транспорттук чыгымдар үчүн негизсиз төлөнгөн **526,9 миң сомду** бюджетке кайтаруу маселеси каралсын.

Талас областы боюнча юстиция башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун 7-главасынын 3-параграфынын талаптарын бузуу менен, жылдык баланста киреше салыгы боюнча 73,1 миң сом, социалдык төлөмдөр боюнча 65,3 миң сом, профсоюздук төлөмдөр боюнча 25,1 миң сом, социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү (17,25%) боюнча 34,0 миң сом, бардыгы **197,5 миң сом** дебитордук карыздар, бухгалтердик эсептин тийиштүү эсептеринде дебитордук карыз катары чагылдырылган эмес, же жашырылган.

Сунуштама

Киреше салыгы боюнча 73,1 миң сом, социалдык төлөмдөр боюнча 65,3 миң сом, профсоюздук төлөмдөр боюнча 25,1 миң сом, социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү (17,25%) боюнча 34,0 миң сом, бардыгы **197,5 миң сом** жашырылган дебитордук карыздар бухгалтердик эсепте оңдоп-түзөө жүргүртүүлөрү аткарылып, калыбына келтирилсин, жана карыздарды өндүрүү боюнча иш чаралар аткарылсын. Мындан ары, дебитордук карыздарды эсепке алууда Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” жобонун талаптары сакталсын.

Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 51-беренесинин 2-бөлүгүнүн талаптарын бузуу менен, сатып алуулар жол-жоболору жүргүзүлүп, “Үч-Нура-Курулуш” ЖЧКсы сатып алуунун жеңүүчүсү деп жарыялагандан кийин, иштердин көлөмүнүн ведомостуна 1 323,6 миң сомго өзгөртүүлөр негизсиз киргизилген.

Андан тышкары, “Үч-Нура-Курулуш” ЖЧКсы менен түзүлгөн 2022-жылдын 11-ноябрындагы №35 жана 2022-жылдын 5-декабрындагы №39 келишимдердин 3.3-пункту менен, аткарылган иштердин актысынын негизинде, алдын ала төлөөлөр этап менен жүргүзүлөт деп бекитилген. Бирок, жогоруда түзүлгөн келишимдердин талаптарын бузуу менен, аткарылган иштер жөнүндө расмий актылар түзүлбөгөнүнө жана башкармалык тарабынан кабыл алынбаганына карабастан, 2022-жылдын 23-ноябрында 1 000,0 миң сомго алдын ала төлөм жүргүзүлгөн.

Сунуштама

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 51-беренесинин 2-бөлүгүнүн талаптарын бузууга жол берген жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Аткарылган курулуш-монтаждоо жана оңдоо иштерине жүргүзүлгөн аудитте, 2022-жылы “Чуй-Бишкек юстиция башкармалыгы жайгашкан Ч. Валиханова көчөсүндө №29/1 имаратынын экинчи кабатын оңдоп-түздөө” объектиси боюнча, аткаруучу “Уч-Нура Курулуш” ЖЧКсы тарабынан **254,8 миң сомго** жумуш көлөмдөрүнүн негизсиз жогорулатылгандыгы аныкталган.

Сунуштама

Аудитте аныкталган, иштердин 254,8 миң сомго негизсиз жогорулатылган көлөмдөрүн, аткаруучу “Уч-Нура Курулуш” ЖЧКсынын эсебинен бюджетке калыбына келтирүү боюнча чаралар көрүлсүн.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук-эксперттик кызматы

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 25-ноябрындагы №642 токтому менен бекитилген Эмгек акынын орточо өлчөмүн эсептөөнүн эрежелеринин 10-пунктунун талаптарын сактабастан кызматкерлерге Эмгек өргүүгө төлөнүүчү айлык акыны эсептөөдө 13-эмгек акы: айрым учурларда убактысына жараша 1/12, 2/12, 3/12 өлчөмүндө киргизилген. Ал эми кээ бир учурларда 13-эмгек акыны 1/12 бөлүгү эмгек өргүүгө төлөнүүчү айлык акыны эсептөөдө такыр киргизилген эмес. Натыйжада төлөнгөн суммалар боюнча төмөнкүдөй айырмачылыктар пайда болгон: 2024-жылы – 146,1 миң сом ашыкча төлөнгөн, 5,3 миң сом кем төлөнгөн; 2023-жылы – 27,6 миң сом ашыкча төлөнгөн, ал эми 93 кызматкердин өргүү акысын эсептөөдө 13-эмгек акыны түзгөн 1/12 бөлүгү эске алынган эмес.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 25-ноябрындагы №642 токтомуна ылайык кызматкерлердин өргүү акылары боюнча кайра эсептөөлөр жүргүзүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

И.Н.К.нын иш сапарынын чыгымдарын жабууга берилген акча каражаттарын, анын жоопкерчилигинен мейманканада жашоо үчүн чыгымды “төлөндү” деген мөөрү бар эсеп-фактуранын негизинде гана чыгымдалган. Башка тастыктоочу документтер (кассалык чек/квитанция, мейманкананын эсеп-дүмүрчөгү) отчетко берилген эмес. Натыйжада Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2019-жылдын 16-сентябрындагы №107-П буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана каржылык отчеттуулукту жүргүзүү жөнүндө” Жобонун 57,111,114-пункттарынын (*чарбалык операциялар тастыктоочу документтери менен; 111, 114-пункттар: командировкалык чыгымдар тиешелүү документтер менен (проезд үчүн – билет, чек, квитанция ж.б.; жашоо үчүн – мейманкананын*

чыгымдарын тастыктоочу документтер менен далилденүүгө тийиш) талаптары бузулуп, кызматкердин жоопкерчилигинен 4,4 миң сом негизсиз чыгымдалган.

Сунуштама

Соттук-эксперттик кызматка негизсиз чыгымга жазылган сумманы күнөөлүү адамдардын эсебинен калыбына келтирүү боюнча чаралар көрүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы №85 токтому менен бекитилген мамлекеттик кызматтардын Бирдиктүү реестринде пенсия жана жөлөк пул алуу үчүн жүргүзүлүүчү соттук-эксперттик изилдөөлөр гана бекер көрсөтүлөрү белгиленгенине карабастан, СЭК тарабынан соттун аныктамаларына (анын ичинде жарандык иштер боюнча) ылайык өткөрүлгөн бардык соттук-эксперттик изилдөөлөр бекер негизде жүргүзүлүп жатат. Бул Реестрде белгиленген ченемдерден тышкары чыгып жатат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-октябрындагы №583 токтому менен бекитилген Жобого ылайык, процесстик чыгымдарды төлөп берүүнүн тартиби кылмыш жана укук бузуу иштерине гана тиешелүү болгондугуна карабастан, соттун жарандык иштер боюнча аныктамаларынын негизинде жүргүзүлгөн соттук-эксперттик изилдөөлөр да бекер негизде жүргүзүлүүдө, бул көрсөтүлгөн ченемдерге дал келбейт.

Сунуштама

Соттук-эксперттик кызматтын ишин жөнгө салуучу нормативдик-укуктук актылардагы аныкталган карама-каршылыктарды жоюу боюнча чараларды көрүү, анын ичинде тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана түшүндүрмөлөрдү киргизүү демилгеси аркылуу ченемдик укуктук базаны тактоо иши жүргүзүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2017-жылдын 29-сентябрындагы №626 токтому (*Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 31-майындагы №302 токтому менен күчүн жоготкон*) менен бекитилген бирдиктүү казыналык эсеп системасындагы атайын эсептерде топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө жобонун 4-бөлүмүнүн 15-пунктунун талаптарына ылайык атайын эсептин каражаттары мекеменин штаттык бирдиктерин кармоо боюнча чыгымдык милдеттенмелерди каржылоого багытталбашы керек. Иш-жүзүндө бул талаптарды бузуу менен Кызматтын негизги штатындагы (республикалык бюджеттин эсебинен каржылануучу) кызматкерлерине үстөк акыларды жана сыйлыктарды төлөөгө сарпталган.

Сунуштама

Атайын эсепке түшкөн кирешелерди пайдаланууну Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 31-майындагы №302 токтому менен бекитилген бирдиктүү казыналык эсеп системасындагы атайын эсептерде топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө Жобого ылайык жүргүзүү камсыз кылынсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук-эксперттик кызматында иш жүзүндө кызматкерлер эксперттерге жана адистерге бөлүнөт. Эксперттер-компетенттүүлүк сертификаты бар кызматкер, ал эми адис – соттук эксперттин компетенттүүлүк сертификатына ээ эмес, бирок ошол эле учурда штаттык ырааттама боюнча баардык кызматкерлер эксперт деген категория менен эсептелет. Мындан тышкары, кызматтык айлыктарды аныктоо үчүн белгиленген коэффициенттер дагы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы № 434 “мамлекеттик органдардын аткаруу бийлигине караштуу мекемелерди кошкондо, мамлекеттик мекемелерде иштеген, бирок мамлекеттик кызматкердин категориясына кирбеген кызматкерлердин эмгек акысын төлөө шарттары” токтомуна ылайык, эксперттер категориясына гана карата белгиленген.

Берилген маалыматтарга ылайык, адистер соттук-эксперттик изилдөөлөрдү даярдоого, жүргүзүүгө жана корутундуларын тариздөө процессинде катышат, бирок белгиленген тартипте сертификациядан өткөн эмес жана соттук эксперттердин Мамлекеттик реестрине киргизилген эмес.

Натыйжада, компетенттүүлүк сертификаты жок эксперт категориясына кирбеген адистердин айлык акысы так укуктук негиз көрсөтүлбөгөндүгүнө байланыштуу штаттык ырааттамага дал келбейт жана эксперттердин айлык акысына тең эсептелип берилет.

Сунуштама

Соттук-эксперттик кызматтын ишин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актылардагы аныкталган карама-каршылыктарды жоюу боюнча чараларды көрүү, анын ичинде тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана түшүндүрмөлөрдү киргизүү демилгеси аркылуу ченемдик укуктук базаны тактоо иши жүргүзүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

Түзүлгөн келишимдердин шарттарына дал келбестен Соттук-эксперттик кызмат тарабынан айрым учурларда товар толук жеткирилгенге чейин 100% өлчөмүндө алдын ала төлөм (аванс) жүргүзүлгөн. Мындай төлөмдөрдүн жалпы суммасы 11 607,2 миң сомду түзгөн.

Сунуштама

Мамлекеттик сатып алуулар тартибин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актылардын талаптарынын сакталышы камсыз кылынсын, анын ичинде: келишимдерде каралган төлөө жана алдын ала төлөмдөрдү жүргүзүүдө мыйзам менен каралган өзгөчө учурлардан тышкары төлөөгө жол бербөө камсыздалсын.

Курулуш-куроо иштерине аудит

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги боюнча

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде аткарылган курулуш-монтаждоо жана оңдоо иштеринин көлөмдөрүнүн актыларына, ошондой эле, аткарылган иштердин актылары боюнча жүргүзүлгөн контролдук өлчөөлөрдүн аудитинде капиталдык салымдарга каражаттарды пайдаланууда жана курулуш иштерин аткаруудагы бузуулар 1 523,8 миң сом, ордуна коюлууга тийиш 1 139,6 миң сом.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин объектилери боюнча 713,5 миң сомго, анын ичинде төмөнкү объекттер боюнча иштердин көлөмдөрүнүн жогорулатылгандыгы аныкталган:

- “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук өкүлчүлүк борборун оңдоо” объектиси боюнча подрядчы “Алимус Курулуш” ЖЧКсы тарабынан **186,2 миң сомго**;

- “Бишкек шаарындагы Ч. Валиханов көчөсү 29/9 дарегиндеги административдик имараттын алдыңкы бөлүгүнүн фасадын оңдоо” объектиси боюнча подрядчы “Азия Прогресс Групп” ЖЧКсы тарабынан **24,1 миң сомго**;

- “Ч. Валиханов көчөсү №29/2 дарегиндеги административдик имаратты архивди оңдоо” объектиси боюнча подрядчы “Уч-Нура Курулуш” ЖЧКсы тарабынан **6,8 миң сомго**;

- “М. Сагынбай көчөсү №140 административдик имаратты оңдоо иштери” объектиси боюнча “Уч-Нура Курулуш” ЖЧКсы тарабынан **39,8 миң сомго**;

- “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин имаратын учурдагы оңдоо” объектиси боюнча “Уч-Нура Курулуш” ЖЧКсы тарабынан **60,2 миң сомго**;

- “Бишкек шаарындагы Ч. Валиханов көчөсү 29/2 дарегинде жайгашкан административдик имаратынын 4-кабатын оңдоо” объектиси боюнча “ТриА Кейджи” ЖЧКсы тарабынан **274,0 миң сомго**;

- “Бишкек шаарындагы Ч. Валиханов көчөсү 29/2 дарегиндеги Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин имаратын оңдоо” объектиси боюнча подрядчы “АКБ Голд” ЖЧКсы тарабынан **101,8 миң сомго**;

- “Пробация департаментинин имаратынын пайдубалын гидроизоляциялоо түзүлүшүн учурдагы оңдоо” объектиси боюнча подрядчы “Голдтаун” ЖЧКсы тарабынан **20,6 миң сомго**.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин объектилери боюнча 713,5 миң сомго аныкталган иштердин жогорулатылган көлөмдөрүн өз калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлсүн жана өз ара салыштыруу-эсептешүү актылары түзүлсүн, анын ичинде:

- “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук өкүлчүлүк борборун оңдоо” объектиси боюнча подрядчы “Алимус Курулуш” ЖЧКсы тарабынан 186,2 миң сомго;

- “Бишкек шаарындагы Ч. Валиханов көчөсү 29/9 дарегиндеги административдик имараттын алдыңкы бөлүгүнүн фасадын оңдоо” объектиси боюнча подрядчы “Азия Прогресс Групп” ЖЧКсы тарабынан 24,1 миң сомго;

- подрядчы “Уч-Нура Курулуш” ЖЧКсы тарабынан 106,8 миң сомго, анын ичинде: “Ч. Валиханов көчөсү №29/2 дарегиндеги административдик имаратты архивди оңдоо” объектиси боюнча 6,8 миң сом; “М.Сагынбай көчөсү №140 административдик имаратты оңдоо иштери” объектиси боюнча 39,8 миң сом; “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин имаратын учурдагы оңдоо” объектиси боюнча 60,2 миң сом;

- “Бишкек шаарындагы Ч. Валиханов көчөсү 29/2 дарегинде жайгашкан административдик имаратынын 4-кабатын оңдоо” объектиси боюнча “ТриА Кейджи” ЖЧКсы тарабынан 274,0 миң сомго;

- “Бишкек шаарындагы Ч. Валиханов көчөсү 29/2 дарегиндеги Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин имаратын оңдоо” объектиси боюнча подрядчы “АКБ Голд” ЖЧКсы тарабынан 101,8 миң сомго;

- “Пробация департаментинин имаратынын пайдубалын гидроизоляциялоо түзүлүшүн учурдагы оңдоо” объектиси боюнча подрядчы “Голдтаун” ЖЧКсы тарабынан 20,6 миң сомго.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук-эксперттик кызматы боюнча

Аныкталды жана корутунду

Соттук-эксперттик кызматынын Бишкек шаарындагы Орозбеков көчөсү №11, Бөкөнбаев көчөсү №97 даректериндеги имараттарында, ошондой эле Балыкчы шаарынын Аманбаев көчөсү №168/2 жана Ош шаарындагы Суюнбаев көчөсү №12 даректериндеги имараттарында аткарылган иштердин көлөмдөрү боюнча контролдук өлчөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча аткарылган иштердин көлөмдөрү сметалык документтерде туура көрсөтүлгөнү аныкталган. Мындан тышкары, 2022-жылдын август айында Бөкөнбаев көчөсү №97 дарегиндеги имаратка 439,2 миң сом өлчөмүндө локалдык тармак орнотулган. Бирок, аталган имарат авариялык абалда деп табылгандыгына байланыштуу, 2025-жылдын июнь айында Соттук-эксперттик кызматы “Тунгуч” кичирайонунда, Анкара көчөсү №5 дарегинде жайгашкан башка имаратка көчүрүлгөн. Эски имаратта орнотулган локалдык тармак ошол бойдон калтырылган, ал эми 55,0 миң сомдук локалдык тармакка тиешелүү сервер жабдуулары Анкара көчөсү №5 дарегиндеги жаңы имаратка алынып барып орнотулган.

Жыйынтыгында, жалпы суммасы 384,2 миң сом суммасын түзгөн локалдык тармактар эски имаратта калтырылгандыгына байланыштуу, бюджеттик жоготууларга алып келген.

Сунушталды

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук-эксперттик кызматы эксперттик изилдөөлөрдү жүргүзүүдө колдонулуучу наркы жогору турган аспаптарды жана шаймандарды сатып алууда, алдын ала мерчемдөөнүн жана тиешелүү макулдашуулардын негизинде иш алып барылсын.

Аныкталды жана корутунду

Соттук-эксперттик кызматынын Ош шаарындагы Суюнбаев көчөсү №12 дарегинде жайгашкан имараты боюнча жүргүзүлгөн контролдук өлчөөлөрдүн жыйынтыгында жылуулук системасынын радиаторлорун орнотуу боюнча подрядчы “Сантехмонтаж” ЖЧКсы тарабынан аткарылган иштердин актыларында **28,8 миң сомго** 30 секция жетишпегендиги аныкталган.

Мындан тышкары, өлчөмү 30x30 см болгон бетондук плиталарды (брусчатка) төшөө боюнча подрядчы “Сантехмонтаж” ЖЧКсы тарабынан иш

жүзүндө **8,3 миң сомго** 10,6 чарчы метр көлөмүндө иштердин аткарылбагандыгы аныкталган.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук-эксперттик кызматында подрядчы “Сантехмонтаж” ЖЧКсы тарабынан аткарылган иштердин көлөмүнөн **37,1 миң сом** алынсын.

Аныкталды жана корутунду

“Соттук-эксперттик кызматтын түштүк башкармалыктын административдик имаратын капиталдык оңдоо” объектиси боюнча локалдык сметанын суммасы 389,0 миң сомду түзгөн фасаддык иштердин 102 чарчы метр шыбоо иштери подрядчы “Сантехмонтаж” ЖЧКсы тарабынан толук аткарылган эмес.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук-эксперттик кызматында подрядчы “Сантехмонтаж” ЖЧКсы тарабынан 389,0 миң сомго имаратты шыбоо иштери толук көлөмдө аткарылышы камсыз кылынсын.

Аудитор

А.Б. Турдумалиев